


16
93

Т. Жусупова, К. Исаков



Алматодум чыгармалары Жоктөп театрында

Жоктөп театрында
Алматодум чыгармалары
Т. Жусупова, К. Исаков



74.26
нс 93

бз
в.стор
заказ
зак
гж

Т. Жусупова, К. Исаков

Айтматовдун чыгармалары
Мектеп театрында

Ж. А. – Айтматовдун чыгармаларының досағыбын
М. Ж. А. – Айтматовдун чыгармаларының досағыбын

А. А. – Айтматовдун чыгармаларының досағыбын

А. А. – Айтматовдун чыгармаларының досағыбын
А. А. – Айтматовдун чыгармаларының досағыбын

Айтматовдун чыгармалары мектеп театрында



1805

Ош, 2009

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

КИТЕПКАНА

ИНВ № 9244

УДК 372. 8

ББК 74.26

Ж 93

Т. Жусупова. Кыргыз мактабы

Жооптуу редактору:

А. Акматалиев - фил. илим. доктору,
профессор, мамлекеттик сыйлыктын ээси

Рецензенттер

А. Ж. Муратов – п.и.к., доцент

А. Исаков – Кыргыз Республикасынын
эмгек сицирген артисти

Чынгыз Төрөкулович Айтматовдун 80 жылдыгына карата чыгарылды

Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун Окумуштуулар Көнешинин
2009-жылдын 16-февралында өткөрүлгөн № 11 отурумунун сунушу менен
басмага сунушталат

ЖУСУПОВА Токтоан, ИСАКОВ Каныбек

Ж. 93 Айтматовдун чыгармалары мектеп театрында. (Окуу-усулдук колдонмо) Ош:
2009 – 52 б.

ISBN 978-9967-03-499-0

Бул колдонмого залкар жазуучубуз Ч.Т.Айтматовдун повесттеринин
негизинде жазылган сценарийлер киргизилди. Сценарийлер атайын мектеп
театрлары үчүн жазылды. Колдонмону адабиятка, көркөм өнерге кызылкан
окуучулар жана кыргыз адабиятын окуткан мугалимдер кеңири пайдаланса болот.

Ж 4306010000-09

УДК 372. 8

ББК 74. 26

ISBN 978-9967-03-499-0

@ Жусупова Т., Исаков К., 2009

БАШ СӨЗ

Улуттук сыймыгыбызга айланган, аалам адабиятынын алкагында кыргыз адабиятынын, кыргыз ой жүгүртүүсүнүн чексиздигин көрсөткөн залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун экинчи өмүрү - чыгармачылык өмүрү башталды. Мугалимдер менен болгон жолугушуусунда жазуучунун иниси академик Ильгиз Айтматов: «Чыңгыздын экинчи өмүр тағдырынын кандай боло тургандыгы – адабият мугалимдерине көбүрөөк байланыштуу болот», - деп айтты. Айтматовдун көркөм мурастарынын, адабий дөөлөттөрүнүн сырын терең ачып, мазмунун талдап жаш муундарга жеткирүүдө мугалимдерге чон жоопкерчилик жүктөлөт. Бир эле адабиятчы мугалимдер эле эмес, бардык предметтер боюнча окуткан мугалимдердин да Ч. Айтматовдун чыгармалары боюнча кенен тааныштыгы, терең түшүнүгү болууга тишиш. Анткени Ч.Айтматовдун чыгармаларын тарых, философия, коомтаануу, музыка, сүрөт, экология, жаратылыш, теология, технология ж.б. илимдер менен да байланыштарып окутууга болот.

Өзгөчө жаштарга нравалык-эстетикалык, экологиялык, патриоттук, гуманисттик тарбия берүүдө Ч. Айтматовдун чыгармаларынын мааниси өтө чон.

Бул китепчеде жазуучунун «Бетме-бет», «Жамийла», «Дөлбирим», «Биринчи мугалим», «Ак кеме», «Эрте келген турналар» повесттери боюнча мектеп театры үчүн жазылган сценарийлер киргизилди. Жазуучунун чыгармаларынын маңзызын жаштарга жеткирүүдө мектеп театрынын да ролу маанилүү.

Биз, педагогдор, бүгүнкү күндөгү коомдук-социалдык, маданий турмушубуздагы өзгөрүлүп, жаңырып жаткан жашообуздун контекстинде жаштарды Чыңгыз Айтматовдун көркөм сыйкырдуу

дүйнөсүнө жетелеп, андагы адамзаттын акы-эсine гулазык берүүчү гуманисттик, философиялык ой берметтерге эгедер кылышыбыз керек.


Ааламдашуу процессиндеги күнгей-тескей маселелерди жазуучулук жүрөгү аркылуу түшшүлүп өткөрүп, адамзатка ураан, чакырык жасап, турмуш көйгөйлөрүн чагылдырган чыгармаларын окурмандарына сунган Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун адабий ааламында түгөнбөгөн энергия, кенч жатат.

Жазуучунун адабий дүйнөсүнүн турмуштук көзкарашынын кенендиги, чексиздиги, чыгармалырындагы ойлордун, идеялардын, чакырыктардын актуалдуулугу, каармандарынын кайталангыстыгы, терең гуманизмге сугарылгандыгы менен дүйнөдө эң көп окурмандуу жазуучу болду. Адабият ааламында айтматовдук ой, айтматовдук толгонуу, адам таануу концепциясын түзүп келген ар бир чыгармасына турмуштун жаңы жактарын, жаңыча катмарларын таанып-билүүдөгү образдардын системасын окурмандарга сунду. Ал жараткан чыгармалар кино ааламында, музика дүйнөсүндө, сүрөт искуствосунда, скульптордук галереяларда, театрларда түбөлүк жашай берет.

Даанышмандык менин оргул турган нукура таланты айкалышып, кыргызды кыргыз кылып дүйнөгө тааныткан кеменгер инсан Ч.Айтматовдун калеминен жаралган чыгармалардан, биз окурмандар, таалим алып, жаштарга өз деңгээлинде үйрөтүшүбүз милдет.

Ар бир мектепте демилгелүү, таланттуу мугалимдер мектеп театрын түзүп, жөндөмдүү, шыктуу окуучулардын башын кошуп чыгармачылык менен иштесе, окуучулардын аң сезими, акыл-эси, дүйнө таанусу өсөт, келечегинде жакшы адам болуп жетилет.

Түзүүчүлөр



Адегенде 1957-жылды кыргызча «Бетме-бет көлгөндө» дөгөн атменен «Ала-Тоо» журналына жарык көргөн («Ала-Too», 1957, №6). Орус тилинде «Октябрь» журналынын 1958-жылдагы үчүнчү санына басылган. 1959-жылды жазуучунун «Обон» аттуу жыйнагына киргизилген.

Повестти жазуучу Москвадагы Жогорку адабий курста окуп жүргөн мезгилинде жазған. Кыргыз драма театрында 1961-жылды «Бетме-бет» спектакли коюлган (реж. Ж.Абықадыров). Чыгарманын негизинде акын Сооронбай Жусуев «Сейде» аттуу эки көшөгөлүү драмалык поэма жазған.

Повесттин кошумчаланган жаңы варианты боюнча Бакыт Карагулов «Күш – өмүр» фильмин тарткан (Кыргызфильм, 1990-ж.).

Катышуучулар:

Ысмайыл – Сейденин күйөсү, 30-35 жаштарда

Сейде – ысмайылдын жубайы, чабандын кызы, 30-32 жаштарда

Тотой – Байдалынын жубайы, 50-55 жаштар чамасынданагы аял

Курман – почточу, 50-60 жаштарда

Мырзакул – сельсовет, ысмайылдын тууганы, 40-45 жаштарда

Уполномочун – 50-55 жаштарда

Кемпир – Сейденин кайненеси, 75-80 жаштарда

Жумабай – ысмайылдын айылдаш иниси, 16-17 жаштарда

Асантай – Тотойдун ортончу баласы, 12-13 жаштарда

Эпизоддук каармандар:

Эки солдат, жылкычы Барпы, кемпир-чалдар, аскерге жөнөп жаткан уландар.

Поезддердин ары-бери өткөн үнү жаңырып турат. Сахна караңғы.

Сахна артынан: - Замананын мындаи боловун ким билиптири. Согуш, жүрт көрбөгөн согуш жүрүп жатат. «Герман», «фашист», «повестка» деген угуп көрө элек сөздөр чыкты. Айылда күнүгө ызычуу, тебетейлерин көзүнө баса кийишкен эркектер топ-тобу менен аскерге кетип жатышат. Замана эмне болот, кандай боло? Кеткендердин кайра келери болов бекен?

1-көрүнүш

Поезддердин ары-бери өткөн үнү жаңырып турат.

Түн. Чиркейдин үнү. Иттердин үргөн үндөрү жаңырат. Үй ичи. Бешиккө боорлоп жүлүндөй биликтин жаңында Сейдө отурат. Төрдө чапан-чупанын калың жамынган Сейденин кайнөнесинин: «Я, жараткан, өзүңө тапшырдым!» деген кудайга сыйынган (кубүрөгөн) үнү угулат. Сейде эңкейген бойдан ой-санаада отурат.

Караңғыда бирөөнү аңдыгансып мылттыкчан киши үйдүн жаңына келет. Сырттан терезени чөртет. Көзү илине кеткен Сейде чочуп, өйдө туруп, айнеккө үчүлөт. Желбегей жамынган чапаны жерге шылпышылып түшөт.

Сейде: - (чочуп, коркуп) Сен кимсиң?

Ысмайыл: - (үнүн басаңдатып, шашып, коркуп) Менмин... Эшикти ач, Сейде!

Сейде: - Сен ким?

Ысмайыл: - Ой, бул менмин, ач, ач эшикти!

Сейде: - Энемдин баласы! Ысмайыл! (кубанганынан бакырып кучактап, ыйлап жиберет. Эсине келе түшүп: - Ыя, мен куруюн, энеме сүйүнчү!..

Ысмайыл: - Чш! Жок, жок, шашпа, үйдө ким бар?

Сейде: - Өзүбүз эле, уулук бешикте! Качан келдиң? Такыр бошодуңбу?

Ысмайыл: - Жана стансадан түштүм... (ойлоно калып) Тура тур, жур, баламды көрсөт!

Сахна караңғылайт.

2-көрүнүш

Ысмайылга жаргылчакка талкан тартып отурган Сейдеге жакын кайниси Жумабай шашып кирип келет.

Жумабай: - Жүрү, жеңе, бозо байлатып койдук эле, ошол жерден коштошуп, жөнөмөй болдук, жур...

Сейде: - Мен силерди көчөдөн эле узатайын, айланайын, менин барганим уят го...

Жумабай: - Эмнеси уят, жеңебай? Ысмайыл акем үчүн жүр, азыр ал согуштун кызыл чогунда жүргөндүр. Фронтон жолугуп калсам, жеңем узатты эле деп барайын. Жүр!

Бозо ичилип жаткан үйдүн ичи. Кыз-келиндер, жигиттер, көмпир-чалдар уй мүйүз тартып отурушат. Үрдап жаткан үндөр жаңырат:

...Ээй – и – и!..

Алтымыш вагон бир тиркеп,

Алып учкан паравоз.

Айлымдан кетип баратам.,

Агайын-тууган, кайыр кош!

Жетимиш вагон бир тиркеп,

Желип учкан паравоз.

Жеримден кетип баратам,

Жене-желпи, кайыр кош!

Айылтуу кишидей, жоолугу менен оозун басып, Сейде унчуклай отурам. Баары сыртка чыгышат.

Жылкычы Барпы турган элди карап, калчылдаган бүкүр колдорун жазып бата берет: - Кана, айланайындар, эл-журт, бата берели! Оомийин! Арбак-кудай колдосун, ылайым жәнип көлгиле!

Бир байбиче: - Ботом, кечеги эле жылаңайлак балдар эле, бат эле бой салып, эми карабайсыңбы, же жаштыктын ырахатын көрбөй, же дүйнөнүн ырахатын көрбөй кетип бара жатышат!

Дагы бир кемпир: - А, оңбогон герман, оңбосун, ажалың жетпеди го сенин! Секетиң кетейиндер, үнүнөрдү кайра угар күн болсоочу!

Кыз-келиндер ыйлап, ызылдашат. Кемпир-чалдар таяктарын сүрөй басып балдарды аскерге узатууга сахнадан чыгып көтишет.

3-көрүнүш

Коркунучтуу, кайгылуу музыка жаңырып турат. Түн. Иттердин үнү. Колуна түйүнчөк көтөргөн Сейде эки жагын чоочуп карап, бирөөнү издегенсийт.

Аңыча Ысмайылга жетип көлем. Ал өңү куу тартып, шишиңки, жаактарында сакалдары юскөн, жүдөңкү абалда болот.

Ысмайыл унчуклай Сейде алып келген тамактарды шаша-буша жешке ашыгат. (Сейде түйүнчөгүн чөчип, Ысмайылдын жанына тамак көйт. Ойлуу карап, аны аяп отурам).

Ысмайылдын кийимин оңдол, түйүнчөгүн түйүп, коштошуп кайра кайтат.

(Коркунучтуу, кайгылуу музыка жаңырып барып токтойт.)

4-көрүнүш

Почточку Курман шашылып эки-жакка басып жүрөт. Колунда гезиттер. Сумка асынып алган. Соку жанчып жаткан машагын таштай коюп Тотой дирілдеген үн мөнөн тура калып почточуга жакындей келет.

Тотой: - Айи, почточку аке, бизге кат барбы?

Ушул убакта нарыда ойнап жаткан Тотойдун үч баласы биринен-бири озо жүгүруп:

Кичи баласы: - Апа, Курмакем!

Ортончу баласы: - Атамдан кат келди!

Чоң баласы: - Мен алам!

Ортончу баласы: - Мен алам, мен! Мага бер!

Курман: - Ой, кокуй, ой. Кат жок эмес беле!

(Балдар унчукпай, ынтыга дем алышип туруп калышат).

Курман: - Ой, айланайындар, катты жашырып койду дейсиңерби? Бұғұн жок экен, әмки базарда алып келем. Баса, Сейдеге да айтып койгула, ага да әмки базарда алып келем, бұғұн жок...

(кайғылуу музыка жаңырып турат)

Тотойдун ортончу баласы - Асантай атасынын эсқи купайкесин сүйрөлтө кийип Сейдеге келет. Сейде отун көтерүп сырттан кирет.

Асантай: - Сейде жеңе, Ысмакемден кат жок, бизге да жок. Курмакем әмки базарда алып келем деди!

Сейде тенселе басып, жонундагы отундарды жерге тикесинен таштап жиберет.

Сейде: - Кудай ай, зч болбосо ушул балдардын атасынан амандык кабар келсечи! (Баланын чачынан сылап, әркелептіп, жетелеп чыгып кеттөт).

5-көрүнүш

Иттердин үргөн үнү угулат. Үзгәар суук. Бороондун үнү жаңырат. Сейде жарғылчак тартып отураг. Аңғыча оозу-башын түмчулап, тентиген мусалырдай кир баскан, ыш жыттанған Ысмайыл үйгө кирип келет.

Сейде: - А, байкүшүм, кыштын суугунда киши көрбөй, жан көрбөй, үңкүрдө жата берип әмне болор экен? Үйдө болсоң го, үстүңө чаң жугузбайт элем!

Ысмайыл унчукпай тултууюп, шаша-буша тамак ичет. Сейде акырын туруп, кийинтип, узатып, ал кеткен тарапты көпкө карап туруп калат.

Кайғылуу музыка жаңырат.

6-көрүнүш

Сахнага «сельсовет» деген жазуу илинип коюлат.

Сейде шаша-буша кабинеткө кирип келет.

Уполномочун: - Отурунуз! (Сейде унчукпай ойлуу). Отурунуз! (Сокур кишидей отургучту сыйпалап четине коомай отурам)

Уполномочун: - Кайда азыр күйөөңүз?

Сейде: - Билбейм, мен эчтеке билбейм!

Уполномочун: - Сиз антпениз, аяш, ал баары бир качып эч жакка кутула албайт. Колго түшөт. Андан көрө күйөөңүзгө, өзүнүзгө жакшылык кааласаңыз, ачыгын айттыңыз, өз эрки менен ачыкка чыксын.

Сейде: - Билбейм, мен эчтеке билбейм! Аскерге алып кеткен өзүнөр, анан анын качкан-кайгонун эчтекесин билбейм.

Сейде ордунан туруп сыртка чыгат. Эски шинель, тебетейди баса кийген Мырзакулга жолугуп калат.

Мырзакул:- (каардуу түрдө) Айттыңбы?

Сейде: - Эмнени айтмак элем!

Мырзакул: - Ко-ош, ошондой де! Айтпай сен аны каякка алып барат эләң. Намыс деген барбы? Кеч боло электе Ысмайылды ачыкка чыгар, барсын ал дагы эл барган жерге!

Сейде: - (Мырзакулга жулкунуп) Качса качып кеткен чыгар! Ар кимге өз жаны кымбат, кара башын сактаса сактап жүргөндүр, же элдин баарын өзүндей майып келсин дейсүнбى?

Майып колунун кыймылынан шинелинин жөңи чөнтөгүнөн сууруулуп кетет:

Мырзакул: - Мен... Ысмайылдан... Ж-жамандыгымдан... ушинтип келген экем да!

Камчы менен Сейдени моюндан үстү-үстүнө тартып-тартып жиберет. Сейде унчукпай тура берет. Мырзакул камчысын ыргытып жиберип, аттап-буттап чыгып кетёт. (кайгулуу музыка жаңырат. Жарык өчөт).

Сейде үйгө кирип келип бешик терметип отурган кайненесин күчктап жыгылат.

Сейде: - Эне, Мырзакул мени урду! Айланайын, эне! Мырзакул мени урду!.. (бетинен салаа-салаа жаш агып, көлкө ыйлайт)

Кайненеси: - Айланайын, секетиң кетейин балам! Ишненгенибиз эле сенсиң! Тирегибиз да, медерибиз да сенсиң... Тиги дүйнө, бул дүйнөде да ыраазымын... Бардыгын билип, көрүп отурам... Ушул жолку кордукту да ачуу чайнап көтөрүп кой эми, кантели...

7-көрүнүш

Сейде талкан тартып отурат. Үйгө Асантай от алганы кирет. Устунө атасынын эски купайесин кийип алган.

Асантай: - Сейде жеңе, апам отко жиберди! (Сейде баланы аяп, эки алаканына талкан салып берет).

Сүйүнүп кеткен Асантай: - Үй тууганда апам ууз бышырып берет. Анан мен кичинекей бөбөккө да ууз алып келип берем, зэ! Ал ууз жейби?

Сейде: - Тилегиңен айланайын сенин! (Сейде анын көзүнөн, маңдайынан өөл): - Уюңар туусун, айланайын, анан жейбиз! Бөбөгүң да жайт, тиши чыгып калбадыбы! Апаң туруп жүрет эле жакшы болуп калдыбы?

Асантай: - Бүгүн кайра башым дөп жатат. Мен мектепке барбай эле көюн десем болбой барғын деди. 2-класска көчпөй калсаң, атаң келгенде урушат деди. (чоң кишичө оор үшкүрөт).

Сейде: - Кой, антил үшкүрбө, атаң келип калары бардыр. Антпе! (кайгылуу музыка).

8-көрүнүш

Тотойдун үйү. Кыйкырык. Ыйлаган үндөр. Тотой жоолугу башынан түшүп, эки жакка чуркап ыйлап журет.

Тотой: - Мынакей, айланайын, эл-журт! Жаман кулпуну сууруп алып кетитпир!

Бирөө: - Кечинде өзүң байлап, өзүң кулпу салдың беле?

Тотой: - Ооба, секетиң кетейиндер, ооба!

Балдары бутуна жабышып «Апа! Апа!» дөп бакырат. Ага карабай жулкунганд Тотой.

Тотой: - Байдалы үйдө болсо, бизге ууру батынабы? Эркек үйдө жоктугу ушу да!

Мырзакул: - Ой, эл! Тургула, жөнөгүлө! Сайды-сайды койбой издегиле! Жоголгон мал кеп эмес, ушуну кылган итти табалы!

Бирөө: - Туура, ууру алыс узап кеткен жок! Кетти! Болгула бат!

(Тотой ыйлап, балдарын кучактап калат. Калган айылдагы кишилер ууруну издөп кетишет).

9-көрүнүш

Түн ичи. Иттердин үргөн үнү жаңырат. Бир оокумда төрөзө чертилет. Сейде чочуп кетип, башын көтөрүп, эшикти ачат.

Сейде: - Бол эртерек, айыл жаман!

Ысмайыл колуна кармал турган бир нерсесин былк эттире жөргө таштаганды Сейде чочуп көтөт. Эңкөө калып, жерде жаткан баштыкты сыйпалайт.

Сейде: - Сен белең?

Ысмайыл: - Чш! Унчукпа! Ишин болбосун! Эмне отурасың, күйгүз биликти! Ой, эмне отурасың, күйгүз дейм биликти!

Сейде: - Ушул жетимдердин кешигине кол салғандан көрө, өзүбүздүн кунаажынды союп алсаң болбайт беле?

Ысмайыл: - Былжыраба! Мени үйреткендү кооп, өзүндү бил, заманаң бөрү болсо, бөрү бол! Алган алып, жулган жулат! Акмак болбо!..

Ысмайыл Сейденин жакасынан бурап: Эмнө унчукпайсың, я! Жетишет, кышы менен калчылдап, тишимдин кирип соруп отурдум.. Мен уурдайм, мен жейм, аскерден качып келип, ачтан өлөйүн деген эмесмин! Өлсө башка өлсүн, бирок мен жөн эле өлө калбайм!..

Көп сүйлөбөй этти салып жегиле, сөөгүн көрсөтпей жерге көмгүлө, укунбу! (Ысмайыл чыгып кетет).

Сейде чапанын кийип, баласынын ороолорун жоолугуна түйүп, төркүнүнө кетүүгө камынат.

Кайненеси: - Төркүнүнө кетесиңби?

Сейде: - Кетем!

(Көмпир унчукпайт. Баштыкты колтугуга кысып, баласын көтөрүп Сейде чыгып кетет). Кайгылуу музыка коштойт. Сахна караңгылайт.

10-көрүнүш

Баласын көтөрүп Сейде, артында Мырзакул, мылтык көтөргөн 2 солдат.

Сейде: - Тээтиги жерде, камыштын арасында!

Ысмайыл: - Ой, Мырзакул! Кайт артыңа! Мен акыры өлгөн кишимин! Сени да ала жатам! (Сейде нес болуп отуруп калат).

Мырзакул: - Көтөр колуңду, жүзү кара!

Ысмайыл мылтыгы мөнөн эки-үч жолу атат. (мылтыктын атылган үнү жаңырат). Эки солдат таштарга бекинет.

Солдат: (Сейдени көрүп) – Эй, куда, назад, назад! Убьет!

Баласын колуна көтөргөн бойдон Сейде Ысмайыл тарапка коркпой кара тору жүзүндө зор күч сезилип, Ысмайылга бетме-бет келет. (ушул учурда кайгылуу музыка жаңырат) Бети-башын сакал баскан Ысмайыл мылтыгын ташка чаап, колун көтөрүп, солдаттарга баш ийип берет. Мырзакул, солдаттар Ысмайылды жетелеп чыгып кетет. Сейде колуна көтөргөн баласы менен ойлуу туруп калып, акырын басып чыгып кетет.

Сахнанын бир бурчунан Сейде уулун көтөрүп чыгып келет. Анын артынан Тотой уч уулун жетелеп чыгат. Анан почтоочу Курман менен Мырзакул, эки солдат чыгып, аларга кошуулуп туруп калат.

Сахнаның сол тарабынан Ысмайыл жудөңкү кебетеси менен жалғыз чыгат. Аларға жакын келип бетме-бет туруп калат.

Сахна артынан окулат: - Ушул учурда Сейде түрмуштагы ишенген, азап-тозок тартып сактаган кишисинен айрылып турду. Ысмайыл Сейденин бардык жакшы тилек, үмүттөрүн жерге тебелеп, жексен кылды.

Баласын колуна көтөргөн Сейде Үсмайылга тайманбай түз карады. Анын кара тору жүзүндө ичтеги зор күч, өкүмдүү адилеттик сезилип турду.

Ал азыр адамдын бийик касиети, адилеттігі үчүн баласын керилген кекүрөгүнө қысып, башын өйдө көтөрүп, Ысмайылга бетме-бет келди!

Чындығында, бул беттешүү - адамдын бийик касиети, адилеттігі үчүн күрөшкөн беттешүү эле.

(Музика басаңдайт. Каармандар бардыгы салам берип, туруп калышат).



Биринчи жолу орусча «Новый мир» журналына (1958, №8) жарыяланган. Кыргызча «Ала-Тоо» журналынын 1958-жылдагы №10-санында «Обон» дөгөн ат менен жарык көргөн. Кийинки жылы Фрунзеде («Обон», «Кыргыzmамбас», 1959), Москвада орус тилинде («Джамилия» М., «Правда», 1959) китеп болуп чыккан.

1961-жылы Кыргыз Мамлекеттик опера жана балет театры «Жамийла» операсын (муз. М.Раухвергендики) койгон.

Бүткүл союздук радио «Жамийла» жана «Биринчи мугалим» радиокомпозицияларын берүүнү сурал кайрылган 1700 кат алган («Комсомолец Киргизии», 1963, 4-авг).

Ирина Поплавская 1969-жылы толук метраждуу фильм тарткан («Мосфильм»). 1993-жылы немең режиссеру Моника Тейбер көркөм фильм тарткан.

Казак акыны С.Сейтхазин «Даниярдын ыры» аттуу обондуу ырдын текстин жазган, ага казак композитору И.Жаканов обон жараткан.

Чыгарма кирген «Повести гор и степей» жыйнагы (М., 1961) Лениндик сыйлыкка татыктуу болгон (1963).

Луи Арагон «Махабат жөнүндөгү дүйнөндөгү эң сонун баян» деп атап, француз тилине которгон.

Катышуучулар:

Жамийла – жылкычынын кызы, 21-22 жаштарда

Данияр – жарадар аскер, 30-35 жаштарда

Садык – Жамийланын күйөөсү, 25-26 жаштарда

Сейит – Жамийланын кайниси, сүрөтчү, 12-13 жаштарда

Байбиче – Сейиттин апасы, 60-65 жаштар чамасында

Орозмат – бригадир, 60-65 жаштарда

Осмон – Садыктын курбусу, 25-26 жаштарда

1-көрүнүш

Сахнаның бир бурчуна сүрөт орнотулат. Фондо жай музыка ойнолуп турат.

Ойлуу басып Сейит сүрөттүн жанына келип:

Ар дайым бир жакка жол жүрөрдө, мен ушул алкагы жөнөкөй жыгачтан жасалган сүрөттүн алдына келип турам. Мына эртең да айылга жөнөймүн. Сүрөттү карап, мен андан жолума ак тилек бата алып жаткан өндүү, аны көлкө көз айрыбай тиктейм.

Сүрөттүн эч кандай ыксыз жайы деле жок, же болбосо, ага «көз тийип» кетет дегендөй ал бир ашкан укмуш да эмес. Бириңчи көрүшкө жөнекөй эле кадырлесе сүрөт.

Бирок мен шашпайын, сөз башынан болсун.

2-көрүнүш

Бригадир Орозмат балдағын канжыгасына байлап алып байбиче менен айтышып чыгат.

Байбиче: (кайра-кайра заңқайта орогоң злечектин ээк алгызын жакасына қыстай) - Барбайт андайыңарга! Кудайды карап иш кылсаңарчы: аял деген качан эле араба айдачу эле! Кой, айланайын, келинимиди ошол орогуна эле тим койгула.

Орозмат: - О, кокуй-ой, менин төрт мүчөлүм соо болуп, колумдан келсе, өзүм эле баяғыдай кантарды арабага ыргытып-ыргытып жибербейт белем! Бой келиндерге араба айдаталы дең жатсак, макул деген келинди сиз тыйып салсаңыз, план толбоит, бу деги шартка түшүнсөңөр болбойбу!

Нары жактан шапалак камчыны сүйрөп Сейит кирет. Аны көргөн бригадир сүйүнүп кетип:

Орозмат: - Андай эле келиниңизге жолдон тентек арабакечтер тиет десениз, мына – кайниси турбайбы! Сейит азамат өзү, бизди жансактатып жаткан мына ушул балдар да азыр, садагасы кетейиндер... Сейит иним, бүгүн үйгө түнөп, аттарыңды тыныктыр. Эртең Жамийлага араба беребиз, жөңөнди кошуп алып өзүң баш бол. Байбиче, чочубай эле коюнүз Сейит турганда.

Байбиче: А-а, кудай, ушу тырмактай немебизге өмүр берегөр... Бел байлар жигиттерибиз алда кайда: журтта калгандай эле аңылдап калбадыкпыш...

Кайылыу музыка жаңырат. Сейитти дальга таптап Орозмат жетелеп чыгып кетет. Артынан байбиче мундуу басып чыгып кетет.

3-көрүнүш

Эки өрүмгө батпай, дүркүрөп өскөн калың чачын қысып туруп, бир байлам ак жоолугун маңдайын күйгөчтөттүп салынган Жамиила чыгат. Ар жөрдө үймөлөк болгон чөптөр жатат. Осмон Жамиилага тишиш кетет. Жамиила Осмондун колун силкип салып: «Турчу нары!» деп ордунан туруп кетет.

Осмон (чөп маянын тубундө жамбаштап, түкүруп, бышкырып): Тигини, мышык этке жетпей жатып сасык дейт... Мурдуңузду чүйрүбөй зэле коюнүз! Көзүң катып өлүп эле жүрөсүң го...

Жамиила: - Өлсөм өлүп жүргөндүрмүн,- кудайдын башка салганы! Бешенебиз ушул экен – сен, ақмак, андан эмне күләсүң? Көзүм катмак турсун, миң жыл так өтсөм да, сага окшогон шүмшүккө кесиримди арканы арткан! Ақмак!

Осмон: Ошону айтам да! Согуштун кесепетинен камчынын уусуна сугарылбай кутуруп жүрбөйсүңбү! (каткырып, мыскыл аралаш күлүп сүйлөйт).

Жамиила «түү» деп, - тигини көздөй жийиркеничтүү түкүруп, басып кетет. Осмон башын чайкап, колуна орок, каллагын кармал, күлгөн боюнча чыгып кетет.

4-көрүнүш

Садыктан кат келген күн. Байбиче сүйүнүп Сөйттин оозун карап, сүйүнүчтүү кабар күткөндөй... Сейит ақырын катты ачып, окуй баштайт. Фондо жай музыка жаңырып турат.

Сейит: - Амандык кат. Андагы Таластын атыр жыттуу, салкын абасында жашаган, жандан артык көрүүчү атам Жолчубай...

Андан кийинки сөздөрүн ичинен оозун кыбыратып окуп берет. Акырында: «Жана да аялым Жамиила аман-эсен турабы?» деп бүтүрөт.

Байбиче: - А-а, тумардай болгон катыңардан айланайын! Ата-энэ, туугандар дейт тура? Бизди киүп өзүңдердү эле кудай сактаса болгону, биз эмне... Үйдө эмеспизби... Мен аманмын деп бир ооз эле чийип койсоңор, ошо да бизге чоң канимет...

Ары жактан Жамиила кирип келип, катты алыш, өңү албыра түшүп, шашылып окуй баштайт. Бирок, каттын аягына жакындаған сайын, өңүндөгү оту соолуп, ийилген кашы сустая жыйналат. Унчукластан кайра знесине берип, четке туруп келет. (кайгылуу музыка катуулап жаңырып токтойт.)

Байбиче: - (көлининин бул абалын байкап) Кабар келгенине сүйүнбөй, ары шылкыя калат экенсисң да, балам. Же аскерге кеткен жалгыз эле сенин күйөң бекен? Эл тарткан азапты эл менен кошо тарт... Кудай

кошкон жарын ким сагынбасын, сагынсаң да ичинде болсун, ичине сакта... (жарык өчөт)

5-көрүнүш

Сахнанын бир бурчунা араба орнотулат. Арабанын үстүндө бир-эки кап жатат. Кенен солдат өтүгүн сүрөлтө сол бутунан сыйлый баскан узун бойлуу Данияр менен жылаңайлак Сейитти көрүп Жамийла:

- Ай, кичине бала, менин аттарым кайсы, бери жетеле. Камыттары кайсы эле? (Жамийла аларды шылдыңкор карап, күлүп коюп)- Оо, узунду-кыскалуу болгон кайрандар десе! Издешпей табышкансыңар го! Болгула, урушта туруш жок, эртерээк салкында жөнөй берели!

- Ай, ким, Данияр белөн? Карааның эркек эмеспи, жол башта! Данияр чочугандай келинди бир карап, унчукпай арабаны турган эле жеринен ала-сала айдал жөнөп кетет. (Сахна караңылайт)

6-көрүнүш

Сахнанын көрүнөө жерине кызыл көздемегө «Бардык эгин – фронт учун!» дөгөн жазуу илинег. Арабанын четинде Жамийла отурут. Нарыда Данияр ойлуу турат.

Жамийла ичке, шыңыраган үнү менен ырдайт:

Шай оромол бир байлам,

Жанымда жүрсөң, садагам...

Жамийла: - Ой, сустайган неме, ырдап койсоң болбойбу? Жигитсиңби өзүң же өлүксүңбү?

Данияр: - (уялгандай үн менен) - Үрдай бөр, Жамийла, кулак сенде!

Жамийла: - Башка эл эмне кулагын шыптырып салыптырбы? Үрдабасаң жөн кой, бой көтөргөнүн мунун! (Жамийла кайра кайталап ырдайт. Кайра бир аз ойлоно калып) Ай, Данияр, сен бирөөнү сүйдүн беле? (Жамийла күлүп жиберет).

Данияр жооп бербейт. Бир убакта Данияр конур, мукамдуу үнү менен ырдайт:

Ой, АлА-То-о-о, АлА – То-о-о,

Ата-бабам ёскөн жер!

Ой, АлА-То-о-о, АлА – То-о-о,

Ак булут калкып көчкөн жер!

Муну уккан Жамийла таң кала карап, жанына келет.

Жамийла: - Ой, кайран неме, башта кайда элең? Үрда эми, жөндөп ырда!

Сахна артынан окулат: - Бул обон башкаларга оқшоботон ашыглыктын, маҳабаттын обону эле. Анын обонундагы жалын менен

Чексиз мәэрим адамды таң калтырыды. Бул обон – адамдын кубанычын, тилегин, ой-санаасын баяндаган обон зе!

(Сахна караңылайт).

7-көрүнүш

Жамиила аппак көйнөк, башына жоолук салынып чоң үймөк болгон чөпкө жөлөнүп Сейиттин башын тизесине коюп, алда кайда алыска тигилип, Сейиттин чачын, бетин эркелете сылап отураг.

Фондо кайгылуу, жай музыка ойнолуп турат. Сейиттин сөзү ичинен (сахнанын артынан) жай, мукамдуу жаңырат: Женемдин муңайым кайғы менен санаага толгон жүзүн карап анын да көкүрөгүн туюк эңсөө кысталап, жүрөгүндө жаңы тилектер ойгонгонун сезип турдум. Жамиила Даниярды сүйсө экен деп, бир туруп, кайра сүйбөсө экен деп тилемдим. Анткени, канча айткан менен Жамиила биздин үйдүн келини, менин бир туугандай агамдын аялы да.

Жамиила Сейитти ээрчитип, ойлуу басып чыгып кетет.

8-көрүнүш

Сейит бир барак актай калың, кагазды эгин салырган күрөктүн устунө коюп, үүлгөн самандын жанында сүрөт тартып отураг.

Аны издел келген Жамиила көрө коюп ачуулуу үну менен:

- Сен эмне, тилиң дудук, кулагың дүлөй болдубу? Буудайды алда качан эле жүктөп, эт бышымдан бери кыйкырабыз! (Жамиила сүрөттү тартып алып): - Ой, шумдугүң кур! Дегеле ... деп иреңи бозоруп, кагазга телмирип туруп калат (музыка жанырат).

Жамиила: - Мага берчи мууну, кичине бала! Мен эстеликке сактап коеюн... Жамиила баракты эки бүктөп, койнуна салып алат. Сейитти ээрчитип чыгып кетет.

9-көрүнүш

Чиркейдин үну жанырат. Түн. Үймөк болгон самандын жанында Сейит уктап жатат. Бир жагында Данияр ойлуу жатат. Аңгыча Жамиила келип Даниярдын баш жагына отураг.

Жамиила: - Данияр, мына мен өзүм келдим! Сен таарындыңбы? Бирок мен айыптуу белөм? Сенде да айып жок... Чын эле күмөн санадыңбы, кантап эле сени бирөөгө алмаштырайын! Керек эмес, түштөн кийинки сүйүүсү өзүнө буюрсун! Мейли, ким эмне десе да мен сеникимин! Жалгызым, эч кимге сени ыраа көрбейм!

Данияр акырын туруп, бир кубанып, бир алкаарып Жамиилага жакын келип:

ОШ МАМЛЕКЕТТИКИ КУНИВЕРСИТЕТИ
КИТЕПКАНА

Данияр: - Жамийлам, жаным, калкатаыйм! Кызыл гүлүм, Жамалтай!
Менин сүйгөнүм туулган жеримде турат! Керсө, ал сен экенесин, кызыл
гүлүм!

(Экөө кол кармашып, каткырып күлүп, сахнаны тегеренип
көлкө чуркашат. Сахна караңгылайт).

10-көрүнүш

Музыка ойнолуп турат.

Саманга жатып, кыялданып Сейит сүрөт тартып жаткан болот.
Аңгыча Данияр менен Жамийланын кол кармашып кетип жатканын
керүп калат. Аларды дароо тааныйт. Жамийла аппак жүн жоолугун
салынып, үстүнө кызыл-ала гүлдүү көйнөгү менен чий баркут чапанын
кийип алган болот. Алар узап кете беришет. Таңыркап карап калган
Сейит эки-жагын алаңдап карап, көргөн көзүнө ишенбей, алардын
артынан зэрчип: «Жамийла-а-а-а! Жамийла-а-а-а!» деп ачуу
кыйкырып, жерге сулк жатып, көлкө ыйлайт.

Ушул учурда сахнанын артынан жай окулат: - Жамийла,
Жамийла! – деп жаш балача шолоктоп, мен өзүмдүн эң жакын көргөн
кымбаттуу кишилерим менен коштошуп жаттым. Мына ушунда гана
жерде ыйлап жаткан учурумда мен өзүм да Жамийланы сүйгөнүмдү
түшүндүм. Ооба, балким бул балалык көздеги менин эң таза, наристе
сүйүүм болгон чыгар!

Керсө, мен ушул учурда жеке эле Жамийлалар менен
коштошпой, өзүмдүн балалык чагым менен дагы коштошуп жаткан
экем.

(сахна караңгылайт)

11-көрүнүш

Сахнага беш-алты аялдар чыгышат. Ар кимиси ар түрдүү
күйинишиген. Аялдардын баары эле Жамийланы жамандашып
жатышат

Биринчи аял: - Акмак да! Болбосо ким эле өзүнүн ырысын тебелеп,
тентиген мусалыр менен зэрчип кетсин!

Экинчи аял: - Ошону айт, жеңе! Эмнесине кызыкты дейм да! Жаман
шинели менен тамтыгы чыккан ётүгүнөн башка эчтекеси жок эле го!

Дагы бирөө: - Анан эмне, короо-короо малы бар беле!

Дагы бирөө коштой чыгат: - Ўүү жок, жайы жок тентиген неме да!
Мейли, өз убалы өзүнө, өкүнүп бармагын тиштейт али.. Көрөрбүз,
ошондо ал сулуусунган немени!

Бирөө: - Тооба, Садыктан артык эрди ал кайдан тапмак эле?

Биринчи аял: - Аны айтасың, кайненесичи? Пайгамбардай болгон
кайнененни кайдан табат экен ал!

Аялдар ызылдашып чыгып кетишет.

12-көрүнүш

Үйдө мәштін жаңында аласы от жағып отураат. Сейит сүрөт тартып жаткан. Күпкүү болуп Садық кирил келет. Сейитти көздөй жулкунуп басқанда желбөгей жамынган шинөли жерге учуп түшөт.

Садық: - (ачуулуу, ызалуу үн менен) Муну ким тарткан? (чоң барак кагазды Сейиттин бетине сунат. Сейит сүрөттү карап таңыркап калат)

Сейит: - Мен тарткан элем! (очуугандай ордунан турат)

Садық: - (Садық сүрөттү көрсөтүп, ачуусу келип) - Булчу, бул ким өзү?

Сейит: - Данияр.

Садық: - Бузукусун сен! деп Садық сүрөттү майды тытып, жерге төбелеп, чыгып кетем. (кайылуу музыка жаңырат).

Аласы: - (Сейитке ойлуу карап) Сен билчү белен?

Сейит: - Ооба, билчүмүн. Мен алардын сүрөтүн дагы тартам! (аласы башын чайкайт, Сейит тытылган сүрөттү карап, ойлуу)

Сейит: - Мен окууга кетем! Сүрөтчү болгум келет, сүрөтчүнүн окуусуна барам, атама да ушуну айтып кой...

Аласы: - Мейлиң, барсаң өзүң бил... Темир канат болгон соң, ар кимиңер өзүңөрчө канат шилтеп калбадыңарбы... Биз кайдан билели, балким, сilerдикчи чындык чыгар, балким, алыска чабыттап учарсыңар... Акыркы заман эми ушундай болбодубу... (аласы акырын басып чыгып кетем)

Сейит, ойлуу басып сахнанын ортосуна келет.

Сейит: - Жамийла Данияр менен ээрчип кетип, таалайсыз болот деген кептерге мен эч бир ишеммек турсун, кайта, ал анык таалайын эми тапты деп ишенгем.

- Кайдасыңар, сiler азыр, кайсы жолдор менен кетип бара жатасыңар? Сапарыңар ачык болсун! Жамийлам! Сен кеткенде башыңды бийик көтөрүп, кылчайбай, тайманбай кеткенсің!. Алсыздыкка берилбе, гүлүм Жамийла, Даниярды медер кылып жөлөн! Данияр баягыдай жер, сүйүү, турмуш жөнүндө жалындуу обонун созо берсин! Коркпо, Жамийла, сенин жолуң таалай жолу, андан күмөн санаба!

Ал эми мен тарткан сүрөттүн боегунун ар бир сүрткөн сыйыгынан Даниярдын обону угулусун! Сүрөт тарткан боектун ар бир сүрткөн сыйыгында Жамийланын жүрөк оту болсун!

(Сахна караңылайт)

Фондо жай музыка угулуп турат.

Кызыл-ала гүлдүү көйнөгү менен чий баркүт кемселин кийген Жамийла Данияр экөө жетелешип чыгат. Колуна чоң ак кагаздарын көтөрүп Сейит чыгат. Анан Орозмат бригадир, Байбиче чыгат.

Сахнанын бир бурчунан Садық келет.

(Баары салам беришет. Сахна караңылайт).

«ДЕЛБИРИМ»

Бул чыгарма орус тилиндө 1961-жылы «Тополек мой в красной косынке» деген ат мөнөн «Дружба народов» журналынын биринчи санына жарыяланган. Ага чейин чыгарманның кыргыз тилиндөги үзүндүсү «Долондун кан жолунда» деген ат мөнөн «Советтик Кыргызстан» газетасына (1959, 30-авг.) басылган, ал эми толук түрүндө повесть «Делбирим» деген ат мөнөн («Дөлбираим»; Повесттер, андемелер, драма. – Ф., 1981) жарык көргөн. Которгон Ашым Жакыпбеков.

Повесттин негизинде 1961-жылы режиссер А. Сахаров «Ашуу» фильмин тарткан. 1972-жылы И. Поплавская «Мен Тянь-Шань» аттуу эки сериялуу көркөм тасманы жараткан. 1980-жылы Атил Ыылмаз «Кызыл жоопук» (Турция) кинофильмин экранга алып чыккан. Композитор Вл. Власовдун «Асель» балети (либреттонун авторлору Б. Халиулов, Н. Харитонов) 1967-жылы Фрунзе шаарында, кийин Москвада коюлган.

Повесттин негизинде акын Сүйүнбай Эралиев «Ырым - сен» аттуу поэма-драма жазған.

Композитор Мукаш Абдраев «Илиястын баяны» аттуу симфониялык чыгарма жараткан.

Катышуучулар:

Илияс – автобазада жумушчу, 26-27 жаштарда

Асель – Илиястын аялы, 20-21 жаштарда

Самат – Илиястын уулу, 1 жашта

Аманжолов – автобазанын начальниги, 45 жаштарда

Кадыйча – автобазада дичпетчөр, 24 жашта

Байтемир – автобазада жол мастери, 35-40 жаштарда

Алыйбек Жантурин – Илиястын досу, шофер, 26-27 жаштарда

1-көрүнүш

«Издейм сени» музыкасы жаңырат. Фуфайкасын жөлкесине таштал, ойлуу Илияз саңнага көлип:

- Мен өмүрүмдө бир келген бактымдан адашып, Долондо канатымды кайрып алдым. Асель Саматты алып Байтемир менен жашап калды. Кадыйча өз жолу менен кетти. Мен жалгыз калдым,
(Музыка жаңырып, басаңдайт)

Сүйүнчөрдү түбөлүк сактагыла!

Илияс акырын башын жерге салып чыгып көтөт.

Саңнанын бир бурчуна зил машина жасалып, орнотулат. Машинанын астында Илияс оңдол жаткан болот. Аңгыча бутуна

резинка өтүк, устунө атасынын эски көмселин кийгөн, колуна китеңтерди кармаган Асел келет.

Илияс: - Өлкөдөн баскансып эмне туруп калдың, өтүп кете бербейсінбі? Кете бөр дейм, соң эне! Менин жумушум көп али, чыдал күтө албассың.

Асел: - Мен соң эне эмесмин.

Илияс: - Анда кимсің?

Асел: - Кызынын.

Илияз кызды көрүү үчүн шашылып машинанын астынан чыгат. Ушул убакта шаңдуу музыка жаңырып, басаңдайт.

Илияс: - Ырас, сулуу дегенчелик сулуу экенсің. Түфли болсо гана! (Алактап, шашмалап) - Мен, мен бүгүн ушундай сулуу кызга жолугарым билгенде, эх, тиги диспетчер менен урушпайт элем. Мен... менин атым.... (май болгон колун сунуп, кайра артына жашырып) - Атыңыз ким болот, сулуу кыз?

Асел: - Асел.

Илияз: - А менин атым Илияз (колун сунуп, көрүшөт)

Илияз: - Кайсыл жерде иштейсиз, сулуу кыз?

Асел: - Уй фермада.

Илияз: - Аа, түшүндүм. Пыс-пыс, саисыңа да, ээ? Эми мен сизди үйүнүздөн фермага, фермадан үйүңүзгө жеткирип турсам макулбу?

Асел: - (жылмайып) Макул.

Асел акырын четке чыгып басып кетет. Артынан Илияз кайра - кайра карап, сүйүнүп чыгып кетет.

(Музыка фондо жай ойнолуп турат).

2-көрүнүш

(Илияз Аселдин үйү жакка карап, аны чакырууга аракет жасайды. Аңғыча ит үрөт (иттин үргөн үнү жаңырат). Илияз качып, машинасынын жанына барып, ондомуш болул калат. Үйдөн Аселдин апасы менен аксакал киши чыгат)

Аселдин апасы: - Куда, биз ыраазыбыз сизге. Биз жактан болсо кам санабаңыз. Боор эти менен тең Аселибизден эмнени аяилы.

Куда: - Ээ, кудагый, ырыс алды ынтымак. Кудай балдардын жанын аман кылсын. Жыйган-тергенибиздин баары ошо балдарга деген дүнүйе эмеспи. Ошентип жума күнгө макулдаштык ээ?

Аселдин апасы: - Ооба, ооба, жума күнү. Кудайдын улуу күнү экен. Жолуңар шыдыр болсун. Кудагыйга салам айтып коюнүз.

Ушул убакта машиненин жанында Илияз турган болот. Аселдин апасы Илияска карап, ачуусу көлип күйкырат:

Аселдин апасы: - Сен, бала, эмне эле бу тегерекке үйүр болул калдың? Буер сага кербен сарай эмес! Буерге токточы болбогун! Жөнө, өз жолуңа түш.

Илияс: - (шашкалактап, ыңгайсызданып) Саламатсызыбы, апа, жакшысызыбы?

Асельдин апасы: - Жөнө, өз жолуңа түш. Бар, бар дейм, башымды оорупта! Жөнө!

Илияс: - Азыр, азыр апа, тиги машинам сыйып калды эле.

Асельдин апасы өзүнчө күңгүрөнүп, сүйлөнүп: Ушул тегерекке эле үйүр болуп калды да. Ай, иттерди агытып ийгилечи! (үйүнө кирип көтөт, иттердин үнү жаңырат).

3-көрүнүш

Илияз Асельдин үйүнүн жаңына барып: - Чоң эне, ээй, чоң эне-её!

Асельдин ақырын үйдөн чыгат (музыка жаңырат). Экөө тиктөшип алыштан тегеренип басышат. Илияз Асельге таташалап кайрадан суроо узатат:

Илияз: - Эй, чоң эне, чоң эне!

Асель: - Мен чоң эне эмесмин!

Илияз: - Анда кимсиң?

Асель: - Кызмын.

Илияз: - Сулуу кызыныбы?

Асель: - Θэүң байкап көр.

Илияз: - Асель, Аселим! Сен сулуусун, менин кызыл жооплук жалжалым!

Музыка жаңырат. Экөө ортодо кол кармашып тегеренип, каткырып күлүп, жетелешип чуркап чыгып кетишет.

4-көрүнүш

Сахнадан ак куулардын үнү, Ысык-Көлдүн шарпылдаган добушу жаңырат. Көлдүн сүрөтү түшүрүлөт. Машинанын ичинде Илияз менен Асель отурут.

Көшөгө артынан: Кыргызымдын кылымдардан берки түгөнгөс ыры болгон жарыктык Ысык-Көл, аккуулар да бул эки жаштын бактысына күбө болгондой бүгүн башкача.

Илияз: - Тээтиги жәэктеги шыптары көрүнгөн тамдарды карагын, ошол биздин автобаза. Бул кабина болсо – экөөбүздүн үйүбүз.

Асель Илияска боюн таштап, кучактап, ыйлап да, күлүп да:

Асель: - Жаным менин, сүйүктуүм! Үй-жайдын мага кереги жок. Ата-энем гана бир кезде түшүнүп, кечиришсе экен. Билем го... Бирок менин айыбым кайсы?... (Сахна караңы тартып, күн күркүрөл, чагылган чартылдап, жамғырдын үнү угулат).

5-көрүнүш

Сахнага 4 шофер ар жөрдө бири тамеки тартып, бири ойлонун, бири ары-бери басып жүргөн болот.

Аманжолов: - Ахыбал ушундай, жолдоштор. Эмнэ кылышты билбей менин да башым катты. Жүктөр көлөмдүү экен. Кузовго эки-үчүү гана батат. Күндүр-түндүр ташысак да жазга чейин бүтпэй.

Илияс: - Баш катыргыдай эмнеси бар! Прицеп чиркеш керек!

Илияска карал күлүп, кол шилтеп шоферлор кете баштайт.

Илияс: - Кое тургула, кетпегиле!

1-шофер: - Мен ушул жолдордо машине айдал жүргөн кезде сен нанды «нана» деп жүрчүсүч, балам. Тянь-Шань сага бий бийлөөчүү аянт эмес. Элге мазак болбосончу...

Алыбек: - Талашты койгула. Илияс, сен да алабармансың. Баарын таразалап, ойлонуп, кеңешип көрүш керек. Куру сезүн далил эмес.

Илияс: - Өзүм далилдейм! Силер ойлонуп, таразалап отургучу мен далилдеп берем. Ошондо ишенесинер!

Шоферлор баш чайкал, кол шилтеп чыгып кетишет. Илияз да алардын артынан зэрчип кетет. Кыш, бороондун үнү жаңырып барып токтойт.

шүүүдөлөө-8

6-көрүнүш

Кадийчанын колунда кагаздар, Илияс анын артынан зэрчип суралып, жалбарып көлөт.

Илияс: - Кадийча, сенден суралам. Мага жол кагазын берчи. Сени уят кылбайм. Айткан сезүмдө турал. Сөз берем, Кадийча. Мага ишенчи.

Кадийча: (Ойлоно калып) - Мейли жигит, сен учун! Мен учун, Кадийча, суралам.

Кадийча жол кагазын жазып, Илиястын колуна карматат. Илияс сүйүнгөнүнөн:

Илияс: - Үрәкмат, сага! Үрәкмат, Кадийча, бул жакшылыгынды өмүр бою унутпайм.

Кадийча: - Көрөбүз, жигит! (Мыйыгынан күлүп, койкоңдолпай басып чыгып кетет)

Илияс кубанып, чуркап шашып чыгып кетет.

7-көрүнүш

Үйүнүн эшигин тарсылдата уруп, жулунуп кирген Илияс фуфайкасын чечип, ыргытып, ойлуу эки жакка шашатысы кетип басат. Асел кир жуул отурган болот. Илияздын абалын көрүп бир чети таң калып, бир чети чочулап:

Асел: - Жуунасыңбы? Суу жылтыып отурам.

Илияс: - Ашууга прицепти кулатып келдим.

Асел: - Кайсы прицепти?

Илияс: - Темир, көк, 02-38! Кайсы экенин сага айырмасы канча? Уурдал келаткам, аны. Уурдал! (Асел оозун баскан буюнча таң калып карал калат).

Асель: - Эмне үчүн?

Илияс: - Эмне үчүнүң эмне? Ашуудан прицеп сүйрөп өткүм келген. Айтканымды далилдейин дегем. Мына эми күйүп отурам.

Асель: (Ойлоно калып) - Эмне отурасың?

Илияс: - Анан эмне қылам?

Асель: - Автобазага кайтып бар.

Илияс: - Прицепти кайра сүйрөтүп кайсы бетим менен барам. Ит болдум, күш болдум, ушу ишке туш болдум, кечирип койгула деп барамбы? Жо-жо! Урганым жок!

Асель: - Бок жүрөк экенсін!

Илияс мүштумун кезеп көлип бирок Асельди ура албайт. (ушул учурда музыка жаңырат) **Илияс Асельди түртүп жиберип, чыгып кетет.**

Кайрадан кайғылуу музыка жаңырып барып токтайды.

8-көрүнүш

Караңғы. Чиркейдин үнү угулат. Фондо «Издейм сени» ыры жаңырып турат.

Столдун үстүндө бир арак, 2 стакан. Илияс өзү жалғыз ишип отурган болот. Кадийча колуна кагаздарын кармап, ары өтүп көтип, ойлоно калып, кайра көлип, Илиясты карап:

Кадийча: - Жылдызың жерге түшүп калыпты да, жигит? Эмне жалғыз иче албай отурасыңбы? Кел, анда экөөлөп ичели.

Илияс 1 стаканга арак куюп, Кадийчага жылдырат. Илияс мас болуп калат. Кадийча аны колтуктап жетелеп жөнөйт.

Илияс: - Сенин алдында күнөөлүү болуп калдым, Кадийча! Бирок, эсинде болсун, сени чекеге черттирбейм... Өзүм жооп берем!

Кадийча: - Койчу ошону, жаным, унучту! Алдас уруп жуулунуп эле жүргөнүң. Эми сенсиз күнүм жок. Мендикин сен! Баштатан эле мендик болчусун. Сүйүүң гана керек, башка эчтеменин кереги жок, Илияс!... (Кадийча ыйлап жиберет).

Илиястын колунан тартып акырын жетелеп чыгып кетет.

9-көрүнүш

Байтемир башы бинт менен таңылган Илиясты жетелеп үйгө кирет.

Байтемир: - Асель, Асель! Үйгө мейман келди.

Ушул учурда Асель отун көтөрүп кирип көлип, Илиясты көрүп, таң кала тиктеп, колундагы отунду жерге таштап жиберет. Көлкө тиктешип калат. (Кайғылуу музыка жаңырат)

Байтемир сес болгон экөөн алмак-салмак тиктеп, эч нөрсе болбогондой, сыр билгизбей:

Байтемир: - Асель, үйгө мейман келди. Бизге чай койбайсынбу?

Ары жактан Самат чүркәп кирет

Самат: Ата! Атаке! Атаке!

Илияс колун созуп, Саматка карай умтулат. Самат Илиязды капарга да албай, атасы Байтемирге карап чуркап, кучактап бетинен ябет.

Байтәмір чыгып кетем. Самат ойнол отураң

-Илияс: - Асел, мени кечир. Мен ит болдум. Кечир мени. Жүр, сени алып кетейин. Мурдагыдан бактылуу жашайбыз, Асел, сага сөз берем.
Асел: - Жак, сен менинди?

Асек: - Жок, сен менин сүйүүмдү барктай албадың. Жок, Илияс, эми бирге боло албайбыз. Эми менин жолум башка...

Асель Саматты жетелеп, жооплуу менен оозун жаап, башын жерге ийип, кайгулдуу чызып кетем.

Ушул учурда «Ыссык –Көлдү сагынүү» ыры үгүлдөт

Илияс жалғыз өзү ары-бери басып журемт. Музыка басандайт

Илияс: - О, кайран, Ысык – Көл! Ысык-Көлүм – өмүр бою ырдалып бүтпес ырым!.. Баары дал ошол күнкүдөй. Бир гана Аселим жок жанымда! Кайдасын сен, кызыл жоорук жаджалым?

Илияс башын жерге салып ойлонул калып, кайра:

Армандуу өмүрүмдүн күбесү, Ысык-Көлүм, кош! Сары жээк, көк айдың көлүм, ушу көркүң менен кошо ала кетсем болор эле, бирок сүйүктүү кишимдин сүйүсүн алып кете албадым, анын сыңары сени да алып кете албайм. Кош! Асель! Кош, кызыл жоопук дөлбирим! Кош сүйгөнүм! Бактылуу бол!

«Ысык – Көлдү сагынуу» ыры ырдалат (Автору К.Тагаевдики).
Музыканын коштоосунда каармандар сахнага чыгышат

Сахнаның ортосунда Илияс турат. Баласын колуна жетелеген Асел менен Байтемир чыгат. Колуна чемоданың көтөрүп Кадиича жалгыз чыгат. Аседдин апасы, калган каармандар ар жерге туруп калышат. Баардыгы бирдей салам берип, сахнадан чыгып кетишет

«БИРИНЧИ МУГАЛИМ»



«Биринчи мугалим» повести алгач «Элдик мугалим жөнүндө баллада» («Ала-Тоо», 1961), «Биринчи мугалим жөнүндө баллада» («Мугалимдер газетасы», 1961) деген ат менен жарык көргөн, андан соң 1963-жылды чыккан «Саманчы жолу» жыйнагында жөн гана «Биринчи мугалим» деген азыркы наамы менен басылып чыккан.

Кинорежиссер А.Михалков-Кончаловский повесть боюнча аты уйкаш фильм тарткан (сценарийин Ч.Айтматов жазған, 1965)

Катышуучулар:

Дүйшөн – Таштанбектин уулу, мугалим, 27-30-жаштарда

Алтынай – жетим кыз, 14-15 жаштар чамасында

Аял – Алтынайдың жеңеси, 40-45 жаштарда

Мындан сырткары, жаш жигит, үй ээси, айылдагы аксақалдар, Алтынай менен чогуу окуган кыздар-балдар катышат.

Сахнанын төр жагына дебөдө ескөн кош теректин сүрөту тушүрүлөт. Бөтөнчө үндүү теректердин күүлөнгөн үнү жаңырат.

(Сахна артынан окулат): Көчөдө бак деген толуп жатат, бирок бул теректердин бир укмуштуу касиети – алар бөтөнчө үндүү, тил буткөндөй жандуу теректер. Түнү-күнү тынбай, акачанга болбосун жалбырактары дирилдеп, чайпалган чокулары айкалышып, теректер ар кандай үнгө салып шуулдайт.

1-көрүнүш

Килемдер төшөлгөн жасалгалуу төргө Алтынай Сулайманованы отургузуп, сыйлап, чоң дастаркондун төгерегингинде жайнап отургандар күү-күү каткырып, ызы-чуу түшүп өз ара сүйлөшүп жаткан көзде колуна бир тутам газет-журналдарды кармаган жаш жигит эшиктен кирет. Үй ээсине он чакты телеграммаларды сунат. Мурунку окуучулардан көлгөн күттүктоо телеграммалар катардан катарга өтүп окулат.

Кимdir бирөө: - Ой, муну Дүйшөн абышка алып келдиби?

Жаш жигит: - Ооба. Жыйналышка жеткире барайын деп жакшы эле чаап келген экен, кечигип калдым деп жатат.

Үй ээси: - Ой, түш де аттан, үйгө кирсүн!

Алтынай: - Ал, кайсы Дүйшөн?

Үй ээси: - Колхоздун почточусу, эже, Дүйшөн деген аксакалды таануучу белениз? (Алтынай Сулайманова ооба дегендей башын ийкөл, ордунан туррууга далалаттанат. Музыка жаңырат).

Жигит: - Түшүнүз десем тиги киши болбой койду. Элге кат таратам деп бастырып кетти.

Кимdir бирөө: - О, Дүйшөн дегенди билбейсицер, ал закон менен гана жүргөн киши.

Дагы бирөө: - Жолдоштор, бир кездерде биз «а» деген тамганы тааныбаган Дүйшөндүн мектебине да окудук элек. (кулө сүйлөп, башын чайкал, каткырат)

Бирөө: - Ой, Дүйшөндүн жоругу курусун. Ушуну да мугалим деп, окутуучу деп жүргөн экенбиз да (каткырык, күлкүлөр жаңырат).

Көз айнек тагынган, тыкан кийинген, чачын түйгөн Алтынай Сулайманова ойлуу басып кош теректин жаңына келет

Сахна артынан окулат: - Ар бир нерсенин жазы да, күзү да болот тура. Кайран теректер! Көп кырдуу күндөлүк турмуштун кызыктуу убарагерчилигинде жылдар өтүп, күн өтүп, мен эч убакта унутпас ыйык нерсени эсимден чыгарбасам да, анын таасири соглун тартып, мезгилдин куму баскан эски булак өндүү көзү бүтөлө берген экен.

Аны мен эми сезип отурам...

(Алтынай Сулайманова акырын басып чыгып кетет)

2-көрүнүш

Сахна артынан окулат: 1924-жыл.

7-8 киши турган кичинекей топтун ортосунда көөнө кара шинель кийген, кубакай Дүйшөн турат.

Аксакал киши: - Эй, балам, бу сенин ата-тегинди го билебиз: бизге окшогон кара таман. Анан сен кайдан жүрүп молдо болдуң?

Дүйшөн: - Мен молдо эмесмин, аксакал. Мен комсомолмун. Азыркы убакытта кат тааныгандарды мугалим дешет. Мен аскерде жүрүп кат таанып келдим. Эмесе, мектепти силердин жардамыңар менен тээ дебөдө ээн турган тамды оңдоп ачалы. Кандай дейсинер, акылыңарды айткыла?

Сатымкул: - Аныңды кое тур, окуунун бизге кереги эмне?

Бирөө: - Баса, туура айтат. Биз жер менен эле оокат кылган дайканбыз. А биздин балдар окуу окуп өкмөт болот беле? Кой, айланайын, башыбызды оорутпа!

Дүйшөн шинелинин илгичтерин жула бере жаздал чөнтөгүнөн төрт бүктөлгөн кагазды сууруп, аны колуна көрсөтө кармал кыйкырат.

Дүйшөн: - Өкүмет бизди эми көзү ачылсын, кат таанып, билимге жетилсін деп жатат! Балдарды окутушубуз керек!

Чоғулган зәл башын чайқап, бирден-бирдөн тарап кетишиет. Дүйшөн нес болуп ордунан козголбой туруп калат.

(сахна караңғылайт)

3-көрүнүш

Эски там. Ары жактан 2-3 кыздар колдоруна тезек толгон чоң ала каптарды көтөрүп дем алмакка отура калганды, үстү-башы ылай, жеңдерин түрүнүп Дүйшөн бетинин терин аарчып, жылмая сүйлөп кирип келет.

Дүйшөн: - Ии, кыздар, келгиле. Тезектен келе жатасыңарбы? (кыздар отурған жерден бирин-бира карат, ооба дөгөнчөлөк баштарын ийкешет) Мына, мектебинер даяр десек да болот. Мектепке келесиңерби, окугуңар келеби?

Кыздардын ичинен чоңураагы Алтынай: - Женем кое берсе келем.

Дүйшөн: - А дурус. Кое бербегендө кармал калат беле. Атың ким сенин?

Алтынай: (жыртык тизесин этеги менен жаап) -Алтынай.

Дүйшөн: - Алтынай... жакшы экен. Сен чоңоуп калган эстүү кыз экенсің. Башка балдарды да мектепке окуйлу деп ээрчиткин, макулбу? (Алтынай макул дөгөнсип, башын ийкейт). Мейли эмесе, мен күн батканча отунга дагы бир сапар барып келе салайын. (орок, жибин алып, басып кетет).

Кыздар да каптарын көтөрүп жөнөп калышат. Алтынай ойлоно калып, кыздарды токтотууга шашылат).

Алтынай: - Кыздар, токтогула, мектепке отун керек экен, тезегибизди тамдын түбүнө төгүп кетели, киргизип алсын.

Бир кыз: - Ўйгө куру кол барабызы анан, акулдуусун мунун!

Алтынай: - Кайра барып дагы терип келели.

Дагы бирөө: - Койчу нары, апаларыбыз урушат (кыздар Алтынайды таштап каптарын бөжөндөтө көтөрүп чуркап кетишиет).

Фондо музыка ойнолуп турат. Алтынай чуркап каптағы тезекти там түбүнө төгүп, кайрадан тезек терүүгө шашылып кетет.

(жай музыка жаңырат)

4-көрүнүш

Очок боюнда от жагып отурган жеңеси тура калат, эшиктен Алтынай шашып кирип келет.

Жеңеси: - Сен кайда жүрөсүң, ыя? Ит жетим, көк жетим, томаяк! Бөрү баласы ит болбайт: элдин балдары үйгө ташыса, сен үйдөн ташыйсың! Экинчи ошол жакка басып көр, шыйрагыңды чагам! Мектепчилин мунун!

(Алтынай очоктун боюнда добуш чыгарбай, унчукпай ыйлап отурат).

Он чакты баланы зэрчтитп жүргөн Дүйшөн Алтынай жашаган үйгө келет. Алтынай жеңеси менен соку жанчып отурган болот.

Дүйшөн: - О, жеңе, иш илгери! Мына, бул балдар болуп баарыбыз конокко келдик.

Жеңеси: - Келгиле! (жактырбай күнк этет)

Дүйшөн: - Кана эмесе, бүгүн окуу башталат. Кызыңар нече жашта? (Дүйшөн мала ташка отуруп, балдарды тизмелеген кагазын даярдайт. Жеңеси ачуусу менен сокбилекти курс эткизе жооп кайтарбайт).

Дүйшөн: (Дүйшөн Алтынайга күлө карап) - Алтынай, жашың канчада?

Жеңеси: - Мунун жаш-пашын эмне кыласың? Буга ошкогон томояк куу жетим эмес, нанды «нана» деп жүргөн аталуу-энелүү эркепер да окубай жүрөт. Тетиги зэрчтиткен балдарды эле окутуп ал, мында ишиң болбосун!

Дүйшөн: (ордунаң секирип тура келип) – Бул эмне дегениңиз? Жетим кыздар окубасын деген закон бар бекен?

Жеңеси: - Закун-пакунуң менен ишим жок.

Дүйшөн: - Байкап сүйлөңүз. Бул кыз сизге кереги жок болсо, кенеш өкүмattyна керек! Жооп берип калып жүрбөңүз!

Жеңеси: - Ой, сен каяктагы чоң элең? Багып жүргөн кызыымды мен билемби, же жеринден ооп тентип келген сен билесиңби?

Акеси: (аялына карап кыйкырат): - Эй, катың! Сен качантан бери элди башкарып, биларман болуп калгансың?! Көп сүйлөбөй ишиңди кыл! Айда, Таштанбектин баласы, алып кет кызды мектебине, окутасыңбычокутасыңбы, чатагың керек эмес, алыс кет...

Жеңеси: - Муну мектепке талтандатып коюп, сокуну ким жанчып, жарғылчакты ким тартат экен!

Акеси: - Жап жаагыңды калжырабай! Дегеним деген, айттым бутту!..

(Дүйшөн балдарды зэрчтитп басып кетет. Жеңеси соку ташын көтөрүп, сүйлөнүп чыгып кетет. Акеси анын артынан кетет).

5-көрүнүш

Жерге төшөлгөн саманга отуруп, колдоруна бирдөн дептер, бирдөн калам, ар бирине кичинөкөй тактай бөрүп чыгат. Дубал бооруңа жармаштырылган эски, чөт-чети жыртылган Лениндин сүрөтү илинип коюлат.

Дүйшөн: - Мен сиперге, балдар, арип жазууну, сөз, сан жазууну үйретөм. Өзүм эмнени билсем ошону окутам...

Дүйшөн балдарга жылмая карап, колдору мәнен сүрөттү жаңсал, сабак өтөт.

(Сахна караңгылайт).

6-көрүнүш

Эки жаш чырпыкты көтөрүп, Алтынайды ээрчитип Дүйшөн чыгат.

Дүйшөн: - Экөөбүз азыр бир иш кылабыз, Алтынай. Мына бу теректерди мен сага арнап алып келдим. Ушулар жетилип чоңойгончо, сен дагы жетилип, көктөп, бүрдәйсүң. Менин баамымда сен чоң окумуштуу адам болосуң. Багың окуудан ачылсын! Ушул тилекке багыштап алып келдим, кел эми өз колубуз менен тигип көелү.

Музыка акырын фондо ойнолуп турат. Алар терекчөлөрди отургузушат.

Дүйшөн: - Мына көрдүңбү, кандай экенин! Оо, булар кийин зор

теректер болор! Аман болсок, жакшылыктын баары алдыда, Алтынай.

Алтынай: - Сиз кандай десениз, агай, кандай айтсаңыз, мен ошондой болом. (Алтынай менен Дүйшөн ээрчишип чыгып кетөт).

7-көрүнүш

Балдар, кыздарга сабак өтүп жаткан Дүйшөн. Аңыча сырттан 3-4 атчан кишинин дүбүртү угулат. Балдар таңыркап карап калышат.

Дүйшөн: - Балдар, көңүлүнөрдү бөлбөй, бери карап отургула.

Аңыча Алтынайдын жөнөси кирип келет.

Дүйшөн: - Сиз эмне жумуш менен келдиңиз?

Жөнөси: - Тур мыңдай, мен кыз узатам!

Дүйшөн: - Сиздин узатар кызыңыз бул жерде жок!

Жөнөси: - Эмне? Аны азыр көре жатарбыз! Ай, жәэн бала, бери келип, сүйрөп чыккыла, бул көк бетти! (Алтынайды көрсөтүп, кол булгап көйт. Эки киши Алтынайга карап басышат).

Тұлқу тебетей (Дүйшөндү карап): - Сен эмне тентиген ит, алып койғон катының барчылап, бирөөнүн кызын бийлейсінбі? Тур, мыңдай! (Тұлқу тебетейчен Дүйшөндү карап атылат).

Дүйшөн: - Сипердин бул жерге кире турған ақыңар жок, бул мектеп!

Тұлку тебетей: - О, мектебиңди урайын сенин! (Мугалимге союл урат, эси چыккан балдар Алтынайды тегеректеп, چыңырышат).

Алтынай: - Кое бергиле агады! Урбагыла! Мына мен керек болсом!

Алтынайды чачын мойнуна ороп, эшикке сүйрөп жөнөшөт. Дүйшөндүн қызыл жаян өңүн көрүп эси چыгып артын қарап Алтынай:

- Айланайын, ага-ай! Өлтүрөт экен булар! Айланайын, ага-ай!

Женеси: - Мугалим экөөңөрдүн көзүңөрдү тазаладыкпыш эми! Өлүккананы гана көрөйүн, селсаяк! (Алтынайды жетелеп алып چыгып кетишөт. Алардын артынан канжалаган Дүйшөн колуна таш чөңгелдеп:

Дүйшөн: - Кызды кое бергиле! Кое бергиле азыр! Алтынай!

(Эки киши кайрылып келип Дүйшөндү эки чапканда жығылат. Коркуп четте турган балдар чуркурап ыйлап жерде жаткан мугалимине жете келип, коркуп туруп калышат. Сахна караңғылайт)

8-көрүнүш

Башын бинт менен байлаган Дүйшөн Алтынайга қарап:

Дүйшөн: - Алтынай, мени кечирип кой, сени бул каргашалуу қырсыктан сактай албадым, кечиргин мени. Сен кечиргениң менен да, мен өзүмдү өзүм бул үчүн өмүрүм өткүчө кечирбейм...

Алтынай шолоктоп ыйлап жиберет, Дүйшөн Алтынайдын башынан, чачынан сылап унчуклай турат.

Дүйшөн: - Кой эми, Алтынай, жол тарталы. Турмуш ушуну менен эле токтоп туруп албайт да. Жоодураган көзүндөн кагылайыным, кой, антпегин. Бери карачы, Алтынай, мурдагы күнү волуста сенин окуун, жөнүндө сүйлөшүп келдим. Шаарга жиберип окутабыз дешти. Жүр эми... (ээрчишип چыгып кетишет).

Поезддин үчүн жаңырат. Чыдамы кеткен Дүйшөн Алтынайдын топчуларына чейин эркелете сылап:

Дүйшөн: - Мен сени өмүрү жанымдан алыс чыгарбас элем, Алтынай. Бирок менин билимим жетпейт... Мен болсом ушул жерде кармашып балдарды окута берем. Балким кийин сен дагы мугалим болуп балдарды окутуп калсан, биздин жаман мектепті эстеп күлөрсүн...

Канатыңды жазып талпынган, Алтынай! Эчтемеден тайманба, чабыттал үчкүн, окый бер!.. Бактылуу бол. Баяги биз тиккен терекчелерди мен өзүм багып естүрем.

Кана эми, беш көкүп чачындан айланайыным! (Дүйшөн Алтынайды бекем кучактап, чачынан жыттап, маңдайынан өөп)

Дүйшөн: - Кош, Алтынай! Кош, чырагым!

Алтынай: - Кош агай, кагылайын, айланайын, агай!

*Поезддин үнү катуу жаңырат. Дүйшөн-поезд кеткөн жакты
карап! Алтынай! деп өкүнгөндөй катуу кыйырат.*

Сахна артынан: - Кош, биринчи мугалимим, кош, биринчи
мектебим, кош, балалык чагым! Кош, агай!

*Поезддин үнү жаңырып барып токтойт. Кайгылуу музыка
жаңырат.*

Эпилог ордуна

Сахнанын бир бурчуна кош терек орнотулат. Теректердин шуудураган үнү жаңырат. Кош теректин жаңына жашы улгайып калган, токтоо мүнәз, ойлуу, жакшына кийинген, чачын түйгөн, көзайнек тагынганд, колуна китештерди көтөрүп алган Алтынай Сулайманова жакын келип, теректи кучактап:

(Сахна артынан окулуп турат): - Кайран теректер! Арадан канча заман өткөнүн ушундан эле билүүге болбойбу. Саламатсыңарбы, асыл зат теректер! Силерди элдин келечегин тилеп тиккен, багып өстүргөн кишинин айткандарынын баары келди. Биз силерди жакшылыкка багыштап тиккенбиз.

Кээ бир убакта адам баскан жерлерде издери өмүрү өчпес болсоочу. Эгерде азыр Дүйшөн экөөбүздүн тоо менен айылдын ортосунда ошол көзде басып өткөн жолубуз табылар болсо, жерге жата калып издерин өлкүлөр элем. Мен учун ал тарыхый жол, мен кайра жанданып, турмушка кайра бет алып, келечегиме ишенип бел байлаган жол.

Кош, биринчи мугалимим, кош, биринчи мектебим, кош, жер кыртышынын астында көзү ачылбай калган тунук булак өндүү, эч ким билбеген менин биринчи, менин наристе сүйүүм!

(Музыка жаңырып барып басаңдайт).


Фондо жай музыка угулуп турат.

Почтому сумкасын, гезит-журналдарды көтөрүп Дүйшөн чыгат.

Профессор Алтынай Сулайманова колуна китештерди көтөрүп чыгат.

Андан кийчи Алтынайдын жөнөси, акеси чыгат. Калган каармандар чыгышат.

(Каармандар салам беришет. Сахна караңгылайт).



«АК КЕМЕ»

Адамдагы балалык абиір дандагы түйүлдүк сыңары. Түйүлдүгү жок дан өспөйт. Бул дүйнөдө кандай күндү баштан кечирбейли, бирок адам туулуп-өлүп турары чын болсо, акыйкаттық түбөлүк жашаары чын...

Ч. Айтматов

Чыгарманын алгачкы журналдык публикациясы «Белый пароход» (После сказки) «Новый мир» журналынын №1-санында 1970-жылы жарық көргөн.

Повесть орусча кол жазмасында адегендө жән гана «После сказки» (Жомоктон кийин) деп атталған. Твардовский «Ак кеме» деген наамды сунуш кылған («Точка присоединения», диалог, Карапыз: «Вопросы литературы», 1976, №8).

Чыгарманын негизинде 1975-жылы фильм тартылған (сценарийин жазған Ч. Айтматов жана Б. Шамшиев). Повесть жана аты уйқаш фильм 1977-жылы СССРдин Мамлекеттик сыйлығына татықтуу болгон.

Композитор Э.Жумабаев 1981-жылы «Ак кеме» аттуу балет жазған.

Повесть кыргызча адегендө «Ала-Тоо» журналында 1978-жылы (№12), андан кийин «Гүлсарат» жыйнагында (Фрунзе, «Кыргызстан», 1978) жарық көргөн.

Катышуучулар:

Момун – Бугу уруусунан, 70 жаштардагы карыя

Бала – Момундун жээн небереси, 7 жашта

Орозкул – Момундун күйөө баласы, 50-55 жаштарда

Кемпир – Баланын таенеси, 70 жашта

Бекей – Орозкулдун зайыбы, Момун карыянын кызы, 40 жашта

Гүлжамал – Сейдакматтын келинчеги, 25 жашта

Дүкөнчү - 45 жаштар чамасында

Сейдакмат – Гүлжамалдын күйөесү, 27-28 жаштарда

Сахна артынан окулат: (кайгылуу музыка угулуп турат)

Энесай, сендей жайкын өзөн барбы,
Энесай, сендей жаркын мекен барбы?
Энесай, сендей кыйын азап барбы,
Энесай, сендей ыйык азат барбы?

Бул жомок эзелки окуя.

Атам заманда жер бетинде чөптөн токой көп, кургак жерден суу көп болуп турган кезде улуу уруу кыргыз журту Энесай деген өзөндүн боюн жайлап турат. Ал улуу дайра кең өзөн түндүктө Сибир деген жерден агат. Ал дайраны азыр Енисей дешет экен.

(Кайгылуу, коркунучтуу музыка көлкө жаңырат. Кайра басандайт.)

- Энесайлык кырк уруу эл канча жоолашпасын, эл атасы каза таап, эл башына аза түшкөн күндөрдө бири-бирине кол салчу эмес. Бирок бүгүн салт бузулду.

Адамды туумак кыйын, багып өстүрмөк кыйын, а өлтүрмөк көз ачып-жумганча. Жээк бербей киши өлүгү үстү-үстүнө сулады. Көк мөлтүр толкун Энесай кыргызынын канына кызыл жаян болуп акты.

Токойdon ойноок бала, секелек кыз чыкты. Эми экөө жетип келип, кыргын тийген өлүү журттан эч кимди таппады. Үч күн, уч түн дегенде бийик дөбөгө келип токтошту. Ал жерде улуу той болуп жаткан экен.

Найза, кылыш көтөргөн хандын жигити ары-бери басып жүрөт. Бир убакта бурчта коркуп, алсыз турган 9-10 жаштардагы бала менен кызды көрүп калат.

Жигит: - Кимдин баласысыңар? Кайдан келатасыңар?

Кыз менен бала: - Курсагыбыз ачты. Нан бергилечи.

Хандын жигити кыз менен баланы түртүп хан сарайга алып кирет. Хан жасана кийинип, такта отурам. Анын жанында эки жигит кылыш көтөрүп турушат.

Хан жаалы чыгып көзүнөн: - Тынчымды алган ким экен? Кыргыз уруусун тукум курут кылганыбыз жалганбы? Коркунуңар ушу чыпалактай эки балабы? Эй, Майрык-Чаар-Жезкемпир! (коркунучтуу кийинген, колуна таяк кармаган, чачтары жудөгөн кемпир кирет) Бул экөөн Тайга токойго алып баргын да, кыргыздын аты чыккыс, үнү угулгус кыл! Экинчи кыргыз деген сөздү кулагым чалбасын! Кыргыз тукумуна жер үстүндө орун жок! Бар, буйрукту аткар! (кайгылуу музыка жаңырып турат)

Балдарды колунан жетелеп кемпир алып жөнөйт.

Эки баланы жардан алыс түртөөр убакта **Жезкемпир**: - О, улуу дайра, Энесай! Көздүн эки чечекейиндей болгон мобу адам баласын муздак койнуңа ал. Жер үстүндө бул экөөнө орун жок. Жылдыздар адам болсо көккө батмак эмес, балыктар адам болсо сууга батмак эмес. Аны сага айтып-айтпай эмине! Эмесе, ач койнуңду,

абишири таза, дили ак, арамдыкты биле элек, арам ойго кире элек
периште чагында кетсин бул экөө. Ач койнуңду, ал эки периштени,
уулуу дайра Энесай!

Кыз менен бала коркуп, кучакташып, ыйлап турушат.

Жезкемпир: - Кана, коштошуп алгыла, балдарым. Кучакташкан бойдон
кеткиле. Мени жаман көрбөгүлө, менде эмне айып. Бешенеңерге
жазылганы ушу экен.

Ушул убакта аппак кийинген Бугу-Эне чыгат.

Бугу-Эне: - (мукамдуу, назик үнү менен) Ашыкпа, ақылман эне,
кунөөсүз балдарды жайлаба!

Жезкемпир: - Сен кимсиң? Адамча сүйлөп кубулган кандай жансың?

Бугу-Эне: - Мен Бугу-Эне болом. Адамча сүйлөбесөм сен кайдан
түшүнмөксүң да, кайдан собол укмаксың.

Жезкемпир: - Каалаганың эмне, Бугу-Эне?

Бугу-Эне: - Балдарды кое бер, ақылман эне. Ушу эки чүрпөнү мага
бер.

Жезкемпир: - Буларды эмне кыласың?

Бугу-Эне: - Адамдар эгиз музоомду атып өлтүрүштү. Балдарымдын
ордуна бала издел жүрөм.

Жезкемпир: - Жакшылап ойлондуңбу, Бугу-Эне? Булар деген адам
баласы. Чоңоюп алып, өзүндүн буучаларыңа ок атат.

Бугу-Эне: - Чоңойгондо булар буучаларыма кол көтөрбейт. Мен
буларга эне болом, булар мага бала болуп калат. Аナン кантип өз ага-
карындаштарына жамандык санаасын?

Жезкемпир: - О, кең пейил, Бугу-Эне, адам деген кандай экенин али
билбейт турбайсыңбы? Адамдар кайберен эмес, бирин-бири аябай.
Булардын азабын тартып, сага эмне күч келди.

Бугу-Эне: - Эч ким таппас алыс жактарга алып кетем бу балдарды.
Аясаң, ақылман чоң эне, кое берсен. Жетимдерге эне болоюн. Бала
деп сыйдал турат ак сүтүм..

Жезкемпир: - Кантейин, болуптур, сурап калдың, бирок тез кет
буерден.

Жезкемпир көтөт.

Бугу-Эне: - Балдарым, мына эми мен силердин эненермин. Мен
силерди ак кардуу АлА-Тоосу бар, боордо токой чери бар, ортосунда
Кек-Тәңирдин жерге тамган көз жашында мөлтүр ысык-Көлү бар
жерге алпарам. Кыргыз тукуму курут болуп кетерде экөөң элдин атын
өчүрбей кайра тукум улагыла.

Музыка жаңырат. Суунун шаркырап аккан добушу жаңырат.

Бугу-Эне: - Мына ушул жер силерге мекен болот. Жер тилип эгин
экките, мал багып, балык уулагыла, бейкүт тыңчтыкта миң-миң жыл
өмүр сүргүлө. Учугуңар узарып, урук-тукумуңар көбейсүн. Сүйлөсө
тилгө жатык, укса кулакка мукам эне тилиндерди укум-тукумуңар

унутпасын. Кишиден кем болбогула, башка элге төң болгула. Мен эми силерге, силердин укум-тукумуңарга Умай-Энемин, силер менен түбөлүк биргемин.

(Бугу-эне балдарды жетелеп, чыгып кетет).

1-көрүнүш

Сахна артынан окулат: Бу баланың эки жомогу боло турган. Бири – жан билбеген өз жомогу, экинчисин таятасынан уккан. Акырында эки жомогунун бири да калбады. Кеп оролу ушунда:

Машинаның үнү угулат.

Бала ар жерге таш орнотулган сахнада отурат. Ар бир таштың көрүнөө жерине «Төө-Таш», «Ээр-Таш», «Кашабаң», «Таңке-Таш» деген жазуулар жазылып коюлат. Бир нерселерди күнгүрөп мойноп отурган бала машинаның үнүн угуп, сүйүнүп кетет (эки жағын карап, шаштысы кетип, чуркап жәнөйт)

Бала: - Эхе-хее! Келди! Машине – дүкөн келатат! Машине – дүкөн келатат! Апталап! Апталап! (артына карап) Сага - анан келем! («Төө-Ташка» карап, аны таптап, чуркап кетет).

Сахнаның бир бурчуна кездемелер, кийимдер, ар түрдүү буюмдар салынган машина орнотулат. Машинаның үстүндө 45 жаштар чамасындағы дүкөнчү турат.

Баланың таөнеси, Бекей, Гүлжамал ызылдан, дүкөнчүдөгү буюмдардың бириң коюп бириң алыш, чачып, «апталапты» башына көтөрүп жаткан болот.

Дүкөнчү: - Тартып сактагыла! Ызылдабагыла!

(Аялдар акырын эч нөрсө албай көтөнчүктөй башташат. Бекей чай-чамек, 2 шише арак алат. Бекейдин буларды сатып алыш жатканың көргөн кемпир ачуусу келип:

Таене: - Эмне баләэни башыңа үйүп жатасың, бейбак?

Бекей: - Ишин болбосун!

Таене: - Өзүң билбей куруп кал!

(Бириң-бири жаман көздөрү мөнен карашып, түрткүлөшүп, зэрчишип чыгып көтишет).

Ушул убакта шашып чуркап үстүнө ақ көйнөк, кара шым кийген бала көлем.

Дүкөнчү: - Ой, шалпаң кулак, кимдин баласысың? (Бала унчукпайт). Бирдеме аласыңбы?

Бала: - Акчам жок эле, аба? (башын чайкайт).

Дүкөнчү: - Жок дебе, болуш керек. Алдагы чөнтөгүңдөгү акча эмей эмне? (Бала «Жок, аба!» деп жалғыз чөнтөгүң аңтарып сууруп чыгат. Анысының да түбү тешик болот).

әнчү: - Кимдин баласы болосун? Аның Момун чалдашы болсаң уп жүрбө? Чамасы наебереси болосун го? Уул баласы жок ала, жаңы ереси турбайсыңбы? (Бала «иши» дегенесепті башыны шыккейт).

әнчү: - Алан дайынын билгизбей кетти го! Болтултур, эмесе... Келең өгүнди (баласың конфеттүүчүнүүт сунат) Чон жигит бол!

Бала сүйүнүүт чүркөт кеттөт. Машинанын үчүү жанаңын барынгат пойт.

2-көрүнүш

Машинанын үнү жанаңрат.

Дүкөнчү менен Момун чал аз ара сүйтешүп, соодапашып жаткан бал. Бала да ошол жерде таятасынын жанаңда турат.

Дүнчү: - Жок дегенде мобу чий баркыттан үч метр алсаң боло, жаңы шаткирип киерсис.

Анат: - Алат элэм, жанаңы акча балакетиң курусун, жоктун жону деген ошол. Куда кааласа, күзүндө картөшкө сатып, капчыкка олтуралы, ошондо кел...

Дүнчү: - Э-э, сага короткон кайран сөз!

Анат: - Бизге ката болбочу, иним. Күзүндө, кудай буюрса, картөшкө

Дүнчү: - Күздүн камын жегенч...

Анат: - Анда бизге таарынба, үйгө кирип, чай ичип көтчи.

Дүнчү: - Чайга күнүм түшүптурбү!

Дүнчү (баланы карап ойлоно калып):

Дүнчү: - Ме, мобу китең капты сатып бер балаңа. Муну окутасыңбы, чыкты?

Анат: - Баса, ырас айтпадыңбы, айланайын. Окууга барат балам, сегизге кетти. Ыя, чын эмеспи! (издөп атып колтук менен төрт бүктөлгөн бөш сомдук сунат).

Дүнчү: - Карма, шалпаң кулак. Жакшы окугун, болбосо таятаны емур бою тоодон түшпөй жапайы каласың...

Дүнчү: - Жакшы окуйт, балам зээндүү.

Анат: - Бирде таятасын, бирде дүкөнчүнү жалдырай карап, аны боору ооруп, аны аяп карап туруп калат.

3-көрүнүш

Анат китең кабын кучактал алып чөл чабыкта жүргөн атка карап кыйкырып келет. Сейдакматтын колунда чалғы, жоопулук менен таңып алган.

Анат: - Эмне, мени чакырып атышабы?

унутпасын. Кишиден кем болбогула, башка элге төң болгула. Мен эми сиперге, сипердин укум-тукумуңарга Умай-Энемин, сипер миенен түбелүк биргемин.

(Бугу-эне балдарды жетелеп, чыгып кетет).

1-көрүнүш

Сахна артынан окулат: Бу баланың эки жомогу боло турган. Бири – жан билбegen өз жомогу, экинчисин таятасынан уккан. Акырында эки жомогунун бири да калбады. Кеп оролу ушунда:

Машинаның үнү угулат.

Бала ар жерге таш орнотулган сахнада отурат. Ар бир таштын көрүнөө жерине «Төө-Таш», «Ээр-Таш», «Кашабаң», «Таңке-Таш» деген жазуулар жазылып коюлат. Бир нерселерди күнгүрөп мойноп отурган бала машинаның үнүн угуп, сүйүнүп кетет (эки жағын карап, шаштысы кетип, чуркал жөнөйт)

Бала: - Эхе-хее! Келди! Машине – дүкөн келатат! Машине – дүкөн келатат! Апталап! Апталап! (артына карап) Сага - анан келем! («Төө-Ташка» карап, аны таптап, чуркал кетет).

Сахнаның бир бурчуна кездемелер, кийимдер, ар түрдүү буюмдар салынган машина орнотулат. Машинаның үстүнде 45 жаштар чамасындағы дүкөнчү турат.

Баланың таөнеси, Бекей, Гүлжамал ызылдан, дүкөнчүдөгү буюмдардын бириң коюп бириң алыш, чачып, «апталапты» башына көтөрүп жаткан болот.

Дүкөнчү: - Тартып сактагыла! Ызылдабагыла!

(Аялдар акырын эч нерсө албай кетенчиктей башташат. Бекей чай-чамек, 2 шишө арак алат. Бекейдин буларды сатып алыш жатканын көргөн кемпир ачуусу келип:

Таене: - Эмне баләэни башыңа үйүп жатасың, бейбак?

Бекей: - Ишин болбосун!

Таене: - Өзүң билбей куруп кал!

(Бириң-бири жаман көздөрү миенен карашып, түрткүлөшүп, зэрчишип чыгып кетишет).

Ушул убакта шашып чуркал үстүнө ак көйнөк, карашым кийген бала көлем.

Дүкөнчү: - Ой, шалпаң кулак, кимдин баласысың? (Бала унчуклайт). Бирдеме аласыңбы?

Бала: - Акчам жок эле, аба? (башын чайкайт).

Дүкөнчү: - Жок дебе, болуш керек. Алдагы чөнтөгүндөгү акча эмей эмне? (Бала «Жок, аба!» деп жалғыз чөнтөгүн антарып сууруп чыгат. Анысының да түбү тешик болот).

Дүкөнчү: - Кимдин баласы болосуң? Алиги Момун чалдын баласы болуп жүрбө? Чамасы небереси болосуң го? Уул баласы жок эле, жәэн небереси турбайсыңбы? (Бала «иий» дегенсип башын ийкейт).

Дүкөнчү: - Апаң дайнын билгизбей кетти го! Болуптур, эмесе... Келе чентегүндү (балага конфет учтап сунат) Чоң жигит бол!

Бала сүйүнүп чуркал кетет. Машинанын үнү жаңырып барып токтойт.

2-көрүнүш

Машинанын үнү жаңырат.

Дүкөнчү менен Момун чал өз ара сүйлөшүп, соодалашып жаткан болот. Бала да ошол жерде таятасынын жаңында турат.

Дүкөнчү: - Жок дегенде мобу чий баркыттан үч метр алсаң боло, жаңы шым тиктирип киерсін.

Момун: - Алат элем, жанагы акча балакетиң курусун, жоктун жону катуу деген ошол. Куда кааласа, күзүндө картөшкө сатып, капчыкка акча толтураалы, ошондо кел...

Дүкөнчү: - Э-э, сага короткон кайран сөз!

Момун: - Бизге ката болбоочу, иним. Күзүндө, кудай буюрса, картөшкө сатып...

Дүкөнчү: - Күздүн камын жегенче...

Момун: - Анда бизге таарынба, үйгө кирип, чай ичиp кетчи.

Дүкөнчү: - Чайга күнүм түшүптурбү!

(Дүкөнчү баланы карал ойлоно калып):

Дүкөнчү: - Ме, мобу китең калтып сатып бер балаңа. Муну окутасыңбы, канчага чыкты?

Момун: - Баса, ырас айтпадыңбы, айланайын. Окууга барат балам, жетиден сөгизгө кетти. Ыя, чын эмеспи! (издел атып колтук чөнтөгүнөн төрт бүктөлгөн бөш сомдук сунат).

Дүкөнчү: - Карма, шалпаң кулак. Жакшы окугун, болбосо таятаңы тартып, өмүр бою тоодон түшпөй жапайы каласың...

Момун: - Жакшы окуйт, балам ззэндүү.

Бала бирде таятасын, бирде дүкөнчүнү жалдырай карал, таятасына боору ооруп, аны аяп карал турул калат.

3-көрүнүш

Бала китең кабын кучактап алып чөп чабыкта жүргөн Сейдакматта карал кыйкырып келет. Сейдакматтын колунда чалғы, башын ак жоопулук мөнен таңып алган.

Сейдакмат: - Эмне, мени чакырып атышабы?

Бала: - Жок. Менин китеп кабым бар! Карабы! Таатам сатып берди. Мен окууга барам (эркелеп, кубанып сүйүнчүлөйт)

Сейдакмат: - Эй, энтеңдеп жүгүрүп келгениң ушубу? Сен да таятанды тартып айный баштадыңбы, ыя? Кана, кандай китеп кап экен? (портфельди айландыра карал, башын чайкайт) Эй, кое турчу, кайсы мектепке барасың, мектебиң каерде?

Бала: - Кайсы? Бермеги мектепке.

Сейдакмат: - Кайсы, тиги Желесайдагы мектепкеби? Бел ашып, аякка беш километр, кайра беш километр...

Бала: - Ат менен жеткирип турал деди таятам.

Сейдакмат: - Күн сайынбы?.. Алжыган экен чал... Өзүн да кошо оку де... Экөөнөр бир партага отурасыңар да, сабак бүткөндө атка учкашып жүрө бересиңер. (каткырып күлөт).

Таятасы бергөн токойчунун форма шапкеси бала башына кийип алган. Сейдакмат баланы акырын мурунга чертип, чон шапкесин көзүн жашыра тартып салат.

Бала: - Барчы ары! (жактырбай, тарынат)

Сейдакмат: - Ики, жинин! Таарынба, портфелиң эң сонун турал! Эми бар, бара гой. Менин али чөбүмүн чети оюлбай жатат.

Бала портфелин кучактал чыгып кетет.

4-көрүнүш

Бала жалғыз ойлуу басып келип, дөбөгө жатып алып китеլ кабы менен сүйлөшөт.

Бала: - Сен ага ишенбе. Менин таятам андай эмес. Таятам булардай куу эмес, ошон үчүн баары күлө берет. Ал экөөбүздү мектепке жеткирип турат. Мектеп каерде экенин сен али билбейсің, зэ? Бир күнү көрсөтөм. Мен сага Ак Кемени көрсөтөм. Эми бүгүндөн баштап мен, сен, дүрбү үчөөбүз болобуз...

Аңғыча таенесинин кыйкырган үнү чыгат. Чон шылыргыны, чайналган көйнөгүн көтөрүп, ачуулу кемпир чыгат. Бала сахнанын четине туруп калат.

Таенеси: - Өлүгүндү гана көрөйүн жубарымбек, колума бир түшөрсүң!.. Сени элеби... Кемең менен жерге кир, ошо кемең өрттөнүп кетсе кана, чөгүп кетсе кана!..

Бекей: - Коюнузчу, энеке. Эс тарта элек бала эмнени билсин. Ойноор төнтушу жок, жападан жалғыз. Ушинтип чаңыра берсөнз баланын эси чыкпайбы.

Таенеси: Майа акыл үүрөтчү көсөм сенсийбى? Элден мүрун бала туул, багып өстүрбөйсүңбу! Быякта торпокту аркандал койгонду билбейт да, дөбөгө чыгып, карабай таштап кеткен ата-энесин күтөт

имиш, тумоо алгыр! Күлү додо болбай араздашып өз бетинче кеткен ата-эне сөрөй ушу тириүүлөй жетимди ойлойт дейсиңби?

Таенеси менен Бекей сүйлөнүп чыгып кетишет. Бала басып көлип:

Бала: - Сен коркпо, тилдээрин тилдейт. Мен атайын ошентипминби? Торпок бошонуп кеткенин билбей калсам кантейин. Аша кетсе, көк жөлкө бир коер. Чыдаймын. Кокус сени колуман жулуп алып, жерге чапса, корклогун. Мына, эгер дүрбү колуна тийсе онбоду дей бер. Ошол үчүн элден мурун дүрбүнү бастырмага бекитип, үйгө анан кирели...

5-көрүнүш

Түн. Иттердин үнү угулат. Керебеттө бала ойлуу жатат. Сахна артынан Орозкул Бекейди уруп-сабап жаткан үнү угулат. Бекейдин ыйлаган, чыңырган үнү жаңырат.

Таятасы жерге тизелей калып: Ушу күндү көрсөтпей мен шордууну алсаң боло. Алсызга боорун ооруса, балама бир перзент берсөң боло. Бир эле перзент берсе кантет... (чал боздол көлкө ыйлайт).

Бала: - Мүйүздүү Бугу-Эне, мүйүзүңө бешик илип, Бекей таежеме апкелип бер. Суранам, алар да балалуу болушсунчу. Атам ыйлабасынчы, Орозкул абам Бекей таежемди урбасынчы, экөө балалуу болушсунчу. Ошондо мен баарын жакшы көрөм.

Абышка мас, сулк жатат. Кайгылуу музыка жаңырат.

Бала: - Ата, башыңды көтөрчү. Ата, бу мөнмин. Угуп атасыңбы? Ата, башым айланып баратат. Ата, башым каттуу ооруп атат. Ата Кулубек байкем келеби? Айтчы ата, Кулубек байкем келеби?

Абышка онтоп калтальна оодарылат. Таятасынын мас, ылай-чанга булганган кебетесин көрүп бала көтөнчүктөп боюн ала качат.

Бала: - Мен балык болуп кетем!? Уктуңбу, ата, мен сүзүп кетем. Кулубек келгенде айт, мени балык болуп кетти де, ата!

Абышка жооп кайтарбай, унсуз жатат. Кайгылуу музыка жаңырат. Көлдүн шарпылдаган үнү угулат. Бала акырын көтөнчүктөп чыгып кетет, (Музыка жаңырат).

Бала колуна күтепкабын, дүрбүсүн көтөрүп Момун карыяны жетөлөп чыгат. Орозкул менен Бекей чыгат. Алардын артынан кемпир, Гүлжамал, Сейдакмат чыгат. Жезкемпир таягын таянып чыгып келет. Сахнанын ортосунан Бугу-эне келет.

(Каармандар салам беришет. Сахна караңылайт).

«ЭРТЕ КЕЛГЕН ТУРНАЛАР»

Биринчи жолу орусча «Ранние журавли» дөгөн ат менен «Новый мир» журналында (1975, №9), андан соң «Ала-Тоодо» кыргыз тилинде (1978, №7) жарыяланган. Кыргызча которгон Ашым Жакылбеков.

Чыгарманын негизинде кинорежиссер Б.Шамшиев тарабынан фильм тартылган. Повестке 1976-жылы Кыргыз ССРинин Токтогул атындагы Мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылган. Ушул элэ чыгарма жазуучунун «Дениз бойлай жорткон Ала Дәбәт» аттуу повести менен биргелүктө Италиянын Эл аралык «Эттурия» сыйлыгын алган (1980).

Катышуучулар:

Иңкамал-апай – айылдагы мугалим, 45-50 жаштарда

Тыналиев – колхоздун башкармасы, фронтовик, 50-55 жаштарда

Чекиш чал – колхоздун бригадири, 67-69 жаштарда

Султанмурат – Бекбайдын уулу, 15 жашта

Мырзагүл – Султанмураттын сүйгөнү, 14 жашта

Ажымурат – Султанмураттын ииниси, 8-9 жаштарда

Атанай – Султанмураттын досу, 16 жашта

Кубаткул - Султанмураттын досу, 15 жашта

Эргеш – Султанмураттын досу, 15 жашта

Уурулар – 25-27 жаштарда

(Сахна караңы)

Караңылыктын артынан үндөр чыгат.

Аксай менен Көксайым

Жер соорусу турбайбы.

Кошчулар удаа-удаа жер аңтарып,

Дыйкандар удаа-удаа үрөн септи.

Көк тенир үстү-үстүнө жамғыр тектү.

Адамдар үмүт менен жер оодарат.

Адамдар үмүт менен үрөн себет.

Адамдар үмүт менен деңиз чалат.

1-көрүнүш

(Класстын ичи. Класстын ичинде фуфайка кийген, бутуна өтүк кийгөн 13-14 жаштардагы 5 бала. Бешмант кийген, чачтарын майдалап өргөн 4 кыз партада отурат. Класс ичи суук. Балдар анда санда колдорун үйлөп ысытып, эжейинен көзүн албай олтурушат. Инкамал апай жүн жоолугун салынып, балдарга сабак өтүп жатат. Класстын чөтиндө мөш орун алып, саман жагылат.

Инкамал апайдын колунда укаска, бир колунда китеп, дубалга карта илинип турат. Кээ-кээде жүн жоолугуна оозун тосуп жөтөлүп коюп, жагымдуу үн менен сүйлөп жатат. Балдар да кээ-кээде сууктан жөтөлүп коет. (Сууктун, шамалдын үнү угулат). Сахна артынан үн углат:

Сыртта суук. Кыш ызгаары өкүм сүрүүдө. Батышта согуштун ызгаары.. Үшүгөн балдардын жүрөгүн жылытып Инкамал апай алысны Цейлон аралы жөнүндө сүйлөп жатат.

Инкамал апай: - Маймылы бакта ойногон. Пилдери токой жойлогон, банандары шакта ийилип, оозго түшүп турат. Кыш деген жок. Жалаң жай. Тумагым жок, өтүгүм жок дебейсүң. Ысысаң сууга кириң, зериксөң келөкөлө. Тотукуш, төө күш кубалап ойносоң болот. (Султанмурат чөттө мөштин жанында ойго батып отурат)

Султанмурат: Ажайып кооз укмуштун баары Цейлондо турбайбы. Цейлондо терезенин, ал түгүл тамдын кереги жок экен да. Эки талдын башын ийип, чоң алачык кылып жашай бер. (өзүнчө кыялданып көтөт)

Инкамал апай: - Султанмурат сага эмне болду?

Султанмурат: (Эсин жыйып) - Эчтеме.

Инкамал апай: - Суроо сураса укпайсың. Андан көрө саман алып келип от жакчы.

Султанмурат: (Эшиктөн ушүп кирет, колунда саман) - Мына сага Цейлон. (Мешке от жага баштайт). (Балдар отурган класска сыйтый басып Башкарма Тыналиев менен завуч кирет).

Инкамал апай: - Тургула, балдар, (башкарманы карал) бирдеме болдубу? (чочулап, коркуп сурайт)

Тыналиев: - Жаман кабарыбыз жок, Инкамал апай, балдар менен сүйлөшөөр сөзүм бар. Келген жөнүм мындей, мектебиңер суук экен. Бирок менде самандан башка отун жок. Бул да болсо согуштун кесепети. Бирок, балдар, согушка шылтай берсек, анда жоону жеңе албайбыз. Мен ошол үчүн келдим силерге. Быйыл эки жүз гектар күздүк эгэ албай калдык. Эки жүз гектар. Буга күчтү каяктан алабыз. Жаздык сеппесек элибиз ачка калат. Ат жабдыгыбыз жок. Сеялкалар эски. Аялдардан башка жарамдуу эл жок. Ошондуктан мен силерден жардам сурал келдим. Башка арга жок. Ким көш айдаган?

Султанмурат: - Мен айылдын огороддорун айдал бергем.

Анатай: - Мен да кош айдагам.

Эркинбек: - Мен да айдагам.

Тыналиев: - Султанмурат, Анатай, сипердин сабагыңар кандай?

Султанмурат, Анатай: - Алынча...

Тыналиев: - Окуунун баркын мектепке келгенде билесиңер. Эгер согуш болбогондо мен дагы окуйт элем.

Бирөө үн катты: - Агай, сиз самолеттон секирдиңиз беле?

Тыналиев: - Ооба, секиргенбиз.

Бала: - Ой, ой, корккон жоксузбу? Бир жолу мен сарайдын үстүнөн чоң үймөккө араң секиргем.

Тыналиев: - Биз десант залек, парашют менен секирчубуз. Десант

деген маанилүү тапшырманы ыкчам аткаруучу отряд болот.

Баарыңардын атаңар фронтто жүрөт. Ар бириңер күлазыкты атаңарга

өзүңөр даярдайсыңар. Бир жылбы, эки жылбы? Аны көрөбүз. Анда,

Султанмурат, Анатай, Эркинбек, Эргеш, Кубаткул, сипер кош айдоону

билесиңер. Эртең ат сарайга келгиле. Ишти баштайбыз.

2-көрүнүш

(Сахнада ат араба, соко, аттын жүгөнү ж.б. ар жерде илинип турат. Беш баланын колунда камчы, жүгөн, тизгин, аттын жем салғычы (торбосу) ж.б. жүрөт. Аттардын кошкурган үндөрү чыгат)

Тыналиев: - Дыйкан жерге терин себет да, түшүмүн көктөн тилейт. Мына ар бириңер төрттөн атты кошко даярдап жатасыңар. Беш бала жыйырма ат «Аксай десанты» болот. Ал эми Султанмурат Аксай десантynyн командири болсун.

Анатай: - Эмне үчүн Султанмурат, биз каалабасакчы?

Эркинбек менен Кубаткул: - Эмне ичиң күйүп жатабы, айтылдыбы болду. Султанмурат командир!

Анатай: - Дайым эле Султанмурат. Дайыма эле Султанмурат.

Тыналиев: - Токтолкула, чуунарды! Катар тургула. Десанттарга командир дайындалат. Командирди жогорку турган командир дайындайт. Азыр согуш учурлу. Экөөнөрдүн атаңар согушта курман болду. Үчөөнөрдүн атаңар согушуп жүрөт. Өлгөндөрдүн да, тириүлөрдүн да алдында мен жооп берем. А, сен, Султанмурат, балдарга жооп бересин.

(Балдар ойлонуп өз алдынча сүйлөшүп турат. Ар бири ойлонуп туруп калышат).

Сахнанын артынан окулат:

-Баш баатыр чоро Султанмурат Бекбайдын уулу, кошчуларга кол башчы болуп Чабдарын багып жүрөт. Купуя сүйгөн сулуусу Мырзагүл бар.

-Экинчи чоро Анатай баатыр болду. Бешөөнүн улуусу. Жоого минер Октору деген аты бар. Ал да Мырзагүлдү купуя ичине жактырып жүрөт.

-Үчүнчү чоро атка жеңил, тайга чак Эркинбек баатыр. Биреөгө кара санабаган, ак жүрөк, Акбайтал аттуу күлүгү бар.

-Төртүнчү чоро Эргеш баатыр. Мәзәнеткеч. Атасы чоң казатта. Алтын Түяк аты бар.

-Беш чоронун бири Кубаткул баатыр. Атасы чоң казатта окко учкан. Тыналиевдин алдында Аксайга барчу балдар турду.

3-көрүнүш

(Ат сарай. Балдар бири-бири менен урушуп жатышат)

Султанмурат: - (Анатайга) Карабы, атың аксал баратат.

Анатай: - Аксал?

Султанмурат: - Октору сыйтып басып бараттайбы. Буту шишип кетиптири.

Анатай: - Баарын кылган сен! А сен эмне озо чаап кеттиң?

Султанмурат: - Анда сен эмнө кубалап өтөсүң. Башкармага Октору аксал калды деп айтасың.

Анатай: - Сен айт, сен командир болуп жүрбейсүңбү?

Султанмурат: - Катын экенсисң. Башыңа иш түшкөндө качтыңбы?

(Атканага Чекиш биргат келип калды)

Чекиш биргат: - Мен силерди сотко берем! Аттырып ташташ керек силерге окшогондорду. Коштун аттарын ишенип тапшырса кылганыңар ушулбу?! Мылтыгым болсо бирден терип атсам болор эле.

(Башка балдар качып жөнөйт. Султанмурат гана качпай бир ордунда туруп калды. Чекиш чал камчы менен жон талаشتыра чаап калды)

Чекиш чал: - Кач-дейм, - иттин баласы, Кач-дейм. Сабап салам. Качып берсө, шыйрагың сынат беле. Жок дегенде сыйлап качып койсоң мен жеңилдене түшпөйт белем! Атаң көрү согуш! Атаңар келсе өчүнөрдү менден алсын. Аман-эсен келсинчи... (Ушкүрүп отуруп калат).

4-көрүнүш

(Үйдүн чырагында Султанмурат Мырзагүлгө кат жазып олтурат)

Султанмурат күнгүрөнүп: Ушул алакандай кагазга жүрөгүмдү ороп, сулуулугу караңгы түндөгү чырактай көзүмө жарық берген айлымдагы «М» тамгага арнайм.

Аксай менен Кексайым,

Жер соорусу турбайбы.

Арзыдым сага деп айтсам,

Ашыгым сөздү тыңдайбы?

(Катты чөнтөгүнө салат)

(Сахнага Ажымурат жип, балта, теше көтөрүп чыгат)

Ажымурат: Султан, тоого отко барып келеличи.

(Куурайларды бирден терип, отун тере башташат)

Ажымурат:

Бер команда маршалдар,

Калбай тегиз чыгабыз.

Мин өмүрдөн күнүнүң шаңы да,

Баарын тегиз жыгабыз.

Бир, эки, үч,

Биздерде күч!

Султанмурат: Ажымурат, карачы түлкү!

Ажымурат: Карма. Карма!

(Экөө бир топко түлкү кууп жөнөшет)

Ур! Чап!

Эй, сен ушундай түлкүнү колдон чыгарып, жок дегенде кол шилтеп койбайсунбу?

Султанмурат: - Түлкүнү эмне кыласың?

Ажымурат: - Эмне кыласың дейт да. Эмне кылат эле дейсин. Нургазы таякемдикиндөй кылып атама тумак тигип берет элек да. А сен тұрасың қарал! (Тескери қарал ыйлай баштайт).

Султанмурат: - Кой, эй, сага эмне болду?

Ажымурат: - Эчтеме.

Султанмурат: - Сен ыйлабачы, Ажыке, ыйлабай кулак салчы, атам согуштан келгенде мен катын алайын деп жүрөм.

Ажымурат: - Катын дейсінбі?

Султанмурат: - Ооба, а көрө сен ишке жарап бер.

Ажымурат: - Кандай иш?

Султанмурат: - Эч кимге оозундан чыкпасын.

Ажымурат: - Өлөйүн айтпайм. Айтчы кандай иш. Өлөйүн биреөгө айтсам

Султанмурат: - Мектептеги бир кызга кат алпарып бересин.

Ажымурат: - Кайсы кызга берейин.

Султанмурат: - Тааныйсың, анан айтам. Ошол катты жанагы

Мырзагул деген кызга бересин.

Ажымурат: - Жакшы, ал кызды билем. Мен сулуумун деп, тим эле койкоет да, чойкоет. Биз менен сүйлөшкүсү да келбейт.

Султанмурат: - Эмне кыйкырасың ой!

Ажымурат: - Макул, макул, кыйкырбайм. Экөөнөр Семетей менен Айчүрөктейсүңөрбү? Үя, ошондойбу?

Султанмурат: - Болду эми.

Ажымурат: - Эмне, кыйкырса да болбойбу?

Султанмурат: - Кыйкыр, кыйкыра бер! Тиги дәбөгө чыгып алып бут дүйнеге жар сал!

Ажымурат: - Эмнеси бар экен, жар салам. Мырзагұлду сүйесүңбү, мына, мына, чын экен! Сүйөт экенсің, қызырып кеттиң.

(Султанмурат, болду эми деп, Ажымураттын желкесине бир көт. Ажымурат өңгүрөп ыйлап жиребет).

Ажымурат: - Атам согушта жұрсө болушары жок деп сен мени урушасың ээ. Карап тур көрөсүң го. Атам келсинчи. Анан сени... (Бир топко ыйлап, кайра сооронуп)

Ажымурат: - Сен корпой эле кой, эч кимге айтпайм, апама да айтпайм, катынды берип көм. Ошентип айттайын десе сен урасың. Танаписте четке чакырып туруп, берип көм. Бирок атамы тосуп чыкканда сен мени ала баrasың макулбу? Анан атамы Чабдарга миңгизип алып, үзөнгү карман чуркайбыз. Апамдар бизди тосуп чығышсын.

Султанмурат: - Макул Ажыке, ыйлабачы, атам аман келсе болду, әкөөбүз Чабдарды минип алдынан чаап чыгабыз.

(Отун көтөрүп жөнөшөт)

Султанмурат: - Ажыке, сен мени кыйнаба. Эгер Мырзагүл катты алып жообун берсе, үйгө келе жатканда оромпой тепкендей так сөкирип кел. Эгер каттын жообун бербесе, эки колунду өнгөтөнде салып үңқүйүп кел.

Ажымурат: (Колун эки өнгөтөнде салып) - Макул. Жарайт. Бирок аның кат албаган немедей болуп эле эч сыр бербейт. Байкамаксан болуп эле жүрет.

(Султанмурат ат жетелеп келе жаткан аттамчық даярдалау көюш керек)

(Султанмурат алыстан Мырзагүлду көрүп калат. Мырзагүл аны кездей жылмайып келе жатты)

Султанмурат: - Абайла, жыгыласың.

(Мырзагүлгө колун сунду. Султанмурат кыздын колун абайлап кармады. Экөө бет келише калды.)

Султанмурат: - Мен сени ооруп калдыбы десем.

Мырзагүл: - Мына (төрт бүктөлгөн жұзарчы берет. Султанмурат С + М дәген жазууну окуп, жұзарчыны жыттап, көкүрөгүнө катты. Мырзагүл акырын кетө берди. Султанмурат жұзарчыны жыттай берди)

Анатай арттан көрүнүп: - Ии, жұзарчы берише баштаган экенсіңер го. (Жұз арчыны жуулуп кетет)

Султанмурат: - Келе бери!

Анатай: -Шашпағын дос, көрөйүнчү кандай экен. Катуурак кыйкыр! Сүйгенүм берген жұзарчыны тартып алды деп кыйкыр!

Султанмурат: Бергин дейм, бергин!..

(Султандын колуна айры урунат)

Анатай: - Ме, мечи, тамаша кылып койсо эле.

(Жұзарчыны ыргытып жиберет. Султандын жұзарчыны таап, төш чөнтөгүнө салып алам)

5-көрүнүш

(Балдар чөгөлөп олтурушат. Төрт бала. Анатай жок. Четке чакырып)

Чекиши: - Сөз бар! Мына бүгүн да суук кабар келди. Анатайдын атасы Сатаркул фронтто окко учуптур, шейит болгур! Жаш эмессинер. Барғыла! Батага келген элге қызмет қылғыла. Эл барып атат. Силер да ошерде болгула. Анатайдын досу экениңдерди эл билсін. жүргүлө чогуу барабыз. Өкүрүп киргиле.

(Боз үйдүн алдында Анатай өкүрүп турат. Фондо куран жаңырат)

Анатай: - Эсил, кайран атакем, эми кайдан көрөйүн...

Балдар баары: - Эсил кайран, атакем, оо, эми кайдан көрөлү...

(Өкүрүп келиши)

(Балдар Анатайдын жаңына көлип коштоп өкүрүп турушат)

Султандын: - Үйлаба Анатай, айла канча, мына Эркинбек менен Кубаткулдуң аталары да согушта өлүштү. Менин атамдан да көптөн бери кат келбейт. Согуш деген, согуш экен да, кантебиз. Эгер жардам көрек болсо, айт. Айт, Анатай.

(Ушул учурда Инкамал апай баш болуп Мырзагүлдөр баттага келишип, Анатайды күчкіттеп, көңүл айтышат).

Султандын: - Анатай, сен ойлобо, таарынба мага. Эгер көрек десен жұзарчыны сага берейин. (Султандын чөнтөгүнөн жұзарчыны алып, сунат)

Анатай: - Бул эмне дегениң, Султан? Кереги жок. Ал жұзарчы сенини. Сен мени кечирип койчу. Мага әчтеменин кереги жок. Атамды сагынып эле... (кайра ыйлап жиберет)

6-көрүнүш

(Ээн талаа, алыстан кош айдаган балдар көрүнүшөт. Сокомарткан балдардын үндөрү)

-Анатай!

-Эркинбек!

-Султандын...

Эркинбек: - Чамдагыла Камбар Атанын тукумдары, чымырканғыла! Чү! Жаныбарларым, чү! Алгалагыла! Чыдагыла! Чү, жаныбарым!

(Асманда турналардын кыйкуулаган үнү угулам. Улам жакындай берет. Каз катар тизилген турналар)

Анатай: - Турналар! Эээ-эй! Карагылачы, турналар учуп баратат.
Султанмурат чалкалап асманды тиктейт: - Жаша! Турналар!

Үчөө тен бирдей: Ээй, эй, ээй, турналар!

(Балдар кыйкырып сүйүнүп жүгүрүшөт. Баш кийимдерин асманга ыргытышып, көпкө чуркашат)

Султанмурат: - Турналар эрте келди! Түшүм мол болот!

Анатай: - Түшүм мол болот!

Эркинбек: - Түшүм мол болот! Эй, эй, турналар! Жакшылыкты, жеңиши ала кел! Турнала- ар!!!

(Балдар бир топко талаада чуркан жүрүшөт)

7- көрүнүш

(Айлуу түн, уч бала төшөктөрдө ойлуу жатышат. Бир маалда уктап кетишет. Кобур-собур үн, добуш угулам. Султанмурат чочуп ойгонот.

Ууру: - Жанындан үмүт кылсан үнчукпа! (Султанмураттын оозун жаап, колун байлайт). Мунун бүттү! Кана эми тигилерди! (Анатайды бир коюп, кармашып кетет, анын да колу-бутун байлайт. Эркинбекти башка бир коюп, колун байлап, оозун чүпүрөк мөнен таңышат)

Ууру: - Мәңкүбөй жат, уктуңбу! Силерди бекер жоопко тартылбасын деп байлап салдык. (Аттардын кошкурган үндөрү, дүбүртү, кишенегени угулду. Султанмурат ары-бери оонап, чупурөктү оозунан алып салат.

Султанмурат: - Балдар менин оозум бошоду! Тириүсүңөрбү? Кел, Анатай, кое тур! Далынды тосуп жат! Бири-бирибизди бошотолу. (Балдар бири-бирин бошотуп, колдорун, буттарын бошотушат)

Аттардын дүбүртү күчөйт. Балдар колдоруна аттын тизгинин алып, чуркан жөнөйт.

Султанмурат: - Таштагыла, аттарды! Коштун аттарын таштагыла! Таштагыла дейм!!!

Ууру: - Жолобо, жайлап салам! (Султанмурат колуна тизгинди кармап турат)

Султанмурат: - Токто, кууп жетем! Чабдарды эмне өлтүрдүңөр! Атамдын атын эмне өлтүрдүңөр!

(Султанмурат, Анатай, чуркан баратып чарчап жатып калышат. Бир маалда бөрүлөрдүн улуганы угулам. Карапыда Султанмурат көрүнөт: Токто!!! Аттарга тийбегиле!

Көшөө жабылат)

(Ар бир каарман бирдөн чыгып сүйлөп, ар жергө туруп калышат)

Сахнада Инкамал апай көрүнөт: - Согуш болбосо, боору ката элек балдарым окуусун окый беришпейт беле, аттың?

Тыналиев: - Атың өчкүр согуш! Кечиргиле мени, балдарым! Кабыргаңар ката электе кошко айдадым. Баарына, согуш, сен күнөөлүүсүң!

Чекиш бригадир: - Урайын деген деле оюм жок болчу! Кечиргиле!

(Сокосун айдаган балдар көрүнөт. Турналардын үнү чыгат. Эй-эй, ээ-эй, турналар! Беш бала турналарды карап кол созушат. Аттардын үнү угулат)

(Ажымурат колун эки чөнтөгүнө салып чыгат)

Ажымурат: - Султан, атамды тосуп чыкканда мени ала барасыңбы? Атама түлкүдөн тумак тикирейин дебедим беле?

Султанмурат: - Адамдар үмүт менен жер оодарат!

Анатай: - Адамдар үмүт менен үрөн себет!

Бүт каармандар кирип кетишет.

Кайрадан каармандар эки-экидөн сахнанын эки тарабынан чыгышат. Турналар тибинде тизилишип, бирдөй салам беришет. Турналарга окшоп колдорун жайып чыгып кетишет.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР

1. Ч. Айтматов. Гулсарат. «Кыргызстан», Ф., 1978.
2. Ч. Айтматов. Чыгармаларынын сөзтөрдүк жыйнагы. «Бийиктик». – Бишкек, 2008.
3. А. Акматалиев. Чыңгыз Айтматов жана боордош элдер адабияты. – Фрунзе, 1988.
4. А. Акматалиев. Айтматовдук энциклопедия. – Бишкек, 1993.
5. К. Асаналиев. Шекер и космос. Ч. Айтматов: художественная семантика образов. – Бишкек, 2001.
6. Б. Ашымбаев. Чыңгыз Айтматов Адабий-библиографиялык очерк. – Фрунзе, 1965.
7. Б. Ашымбаев. Чыңгыз Айтматов – Фрунзе, 1965.
8. К. Исаков, К. Акматов. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын орто мектепте окутуу. – Ош, 2008.

МАЗМУНУ

| | |
|--|--------------|
| Баш сөз..... | 3-4 |
| «Бетме-бет» повестинин негизинде даярдалған сақналық көрүнүш | 5-12 |
| «Жамийла» повестинин негизинде даярдалған сақналық көрүнүш | 13-19 |
| «Делбирим» повестинин негизинде даярдалған сақналық көрүнүш | 20-25 |
| «Биринчи мугалим» повестинин негизинде даярдалған сақналық көрүнүш | 26-32 |
| «Ак кеме» повестинин негизинде даярдалған сақналық көрүнүш | 33-39 |
| «Эрте келген турналар» повестинин негизинде даярдалған сақналық көрүнүш | 40-48 |
| Колдонулған адабияттар | 49 |

Пикирлер үчүн

Болашак көбінан жаңы, алғашқылардың мәндерінде

Көрінімдердің табиғатынан жаңы мәндер

Ертегінде олардың мәндерінде

0605,10 үт жадында олардың мәндерінде

0605,10, 81 жадында олардың мәндерінде
жасстримасы 65,2 үшінде 0605,10, 81 жадында олардың мәндерінде
жасстримасы 65,2 үшінде 0605,10, 81 жадында олардың мәндерінде

жасстримасы 65,2 үшінде 0605,10, 81 жадында олардың мәндерінде

0605,10, 81 жадында олардың мәндерінде

160

Лінкнапедија

Токтока Жусупова, Каныбек Исаков

Айтматовдун чыгармалары
мектеп театрында

Терүүгө берилди: 18. 01. 2009.

Басууга кол коюлду: 18. 02. 2009.

Формат: 60x84 1/16 Көлөмү: 3, 25 басма табак.

Буюртма: 21. Нускасы: 500 даана.

Ош облустук басмаканасында оффсеттик ыкма менен басылды

Ош шаары, Курманжан-Датка көчөсү - 209

